

- 2475 'Ак сөөк кандын баласы  
Алтынайга барайн!  
Ак сөктүн баласы  
акыл-минен жорур!' деп.  
Бети-колун жууат дейт,  
2480 бе-дээрет жүзүн арчыт дейт,  
басып келди Каныкей,  
Алтынайга айтт'эле.  
Алтынай туруп мыны айтат:  
'А Каныкей, эжеке,  
2485 башыңа айлар тууганы,  
батыр төрөң турбайбы?  
Ай ағыла күн тууса,  
о кырк чоро турбайбы?  
Эңген-эssi бийк бос ордо  
2490 эңкейтип тигип салған соң,  
батыр төрөң келгени,  
балкып жатып калғаны.  
Обоодан бос турумтай,  
бос торгойду кармаса,  
2495 Көзкамандын беш уулу  
батыр төрөң өлтүрөт!  
Как төрөнүн башына  
болот өгө жатканы  
бойуңа эркек  
бала бүтүптур!-
- 2500 Жөлөнүш сары кер'экен,  
көк жал төбөт бөрү экен,  
атасынан артык эр экен!  
Атасы аны көргөн соң,  
Ак-куланы тойуна  
2505 сойгон экен турбайбы?  
Жаңгыс мерсет болду!' деп,  
'Тай-буурулду миниптир,  
төгөрөктүн төрт бурчун  
бүтүндөн жорук салыптыр!
- 2510 Конур-бай-минен салышып,  
Жолой-минен кармашып,  
Капырдын каны Нез-кара,  
аны-минен кармашып  
жаткан экен турбайбы?"
- 2515 Кабылан Тентек келди дейт,  
кайтып келди Мекеден.  
Көзкамандын балдарын,  
Капыр Калмак өлтүрдү.  
Капыр өлүп калған соң,  
2520 кайта желип келген соң,  
Ай-кандын кысын Алтынай,  
аны көрүп алған соң,  
кабылан тууган Эр Манас  
жанындағы Албарсты
- 2525 карманап алды сабынан,  
сууруп алды кабынан  
жетип чаап ирerde,

'Ak söök kandın balası  
Altınayğa barayn!  
Ak söktün balası  
akıl-minen corur!' dép.  
Béti-kolun cuuat déyt,  
bé-deeret cüzün arçit déyt,  
basıp kéldi Kanikéy,  
Altınayga aytت'ele.  
Altınay turup mını aytat:  
'A Kanikéy, éceke,  
başına aylar tuuğanı,  
batır töröñ turbayı?  
Ay ağıla kün tuusa,  
o kirk çoro turbayı?  
Éñgen-eesi biyk bos ordo  
éñkeytip tigip salğan soñ,  
batır töröñ kélgeni,  
balkıp catıp kalğanı.  
Oboodan bos turumtay,  
bos torğoydu karmasa,  
Közkaman'dın bés uulu  
batır töröñ öltüröt!  
Kak törönün başına  
bolot ögö catkanı  
boyuña érkek  
bala bütüptür!-

Cölönüş sarı kér'éken,  
kök cal töböt börü éken,  
atasinan artık ér éken!  
Atası ami körgön soñ,  
Ak-kulanı toyuna  
soygon éken turbayı?  
Cañgis mérset boldu!' dép,  
'Tay-buuruldu miniptir,  
tögöröktün tört burçun  
büttündön coruk salıptır!  
Koñur-bay-minen salışip,  
Coloy-minen karmaşıp,  
Kapırdın kanı Néz-kara,  
ani-minen karmaşıp  
catkan éken turbayı?'  
Kabilan Téntek kéldi déyt,  
kayıtip kéldi Mékeden.  
Közkaman'dın baldarın,  
Kapır Kalmak öltürdü.  
Kapır ölüp kalğan soñ,  
kayta célib kelgen soñ,  
Ay-kandın kısın Altınay,  
ani körüp alğan soñ,  
kabilan tuuğan Ér Manas  
canındağı Albarsti  
karmap aldı sabınan,  
suurup aldı kabınan  
cétip çaat irerde,  
Asil hanın çocuğu,  
Altınay'a gideyim!  
Asil hanın çocuğu,  
akıl ile yorar bunu!" dedi.  
Elini yüzünü yıkayıp,  
teharet alıp yüzünü silip  
çıkip geldi Kanikéy,  
Altınay'a anlattı.  
Altınay şunu dedi:  
"A, Kanikéy kardeşiğim,  
başına aylar doğması  
bahadır efendine delalet değil mi?  
Ay işığında güneş doğması  
kirk yiğide delalet değil mi?  
Kapısı büyük ak çadırı  
eğilip dikiğin vakit,  
bahadır efendin geldiği vakit,  
akar gibi yatıp kalmıştı.  
Havadan boz atmaca eğer,  
şu boz kırlangıcı tutmasaydı,  
Közkaman'ın beş oğlu,  
bahadır efendini öldürmüştü!  
Efendinin başında,  
duran çelik ege ise,  
karnında bir erkek çocuk  
oluyor, demektir!  
Yamaçtaki dağ çaylağı imiş,  
kır yelesi erkek kurt imiş,  
atasından da güclü bir er imiş.  
Atası onu görünce,  
Ak-kula atı ziyafette  
kestirmez mi?  
Biricik çocuğu oldu diye  
Tay-buurul'a binip,  
dairenin dört yanını,  
atla dolaşacaktır o!  
Konur-bay'la çarpışıp  
Coloy ile güreşip  
kafırın hanı Nez-kara  
onunla da güreşip  
durmayacak mı o?"  
Ateşli can bu kaplan geldi şimdi,  
Mekke'den döndü.  
Közkaman'ın çocukların  
kafır Kalmukları öldürdü.  
Kafir Kalmuklar ölünce,  
o da dönüp gelince,  
Ay Han'ın kızı Altınay'i,  
onu görünce,  
kaplan doğan Er Manas  
yanındaki kılıcı Albars'i,  
yakaladı sapından,  
çıkip sıyırıldı kınınдан,  
tam savuracağı vakit

## MANAS DESTANI

кармай алдың, Каныкей:  
‘Ақай, төрөм, не болдуң?

- 2530** Алтай толгон Калмакты  
аны чаап алғанда,  
олжологон кара бет-  
мыңдан кесин көрөсүн!  
Токто, төрөм, күн жаркын,  
**2535** сен кеткели, көп болду, төрөм,  
жыл он эки ай болдо, төрөм!  
Сагынгандан саргардым, төрөм,  
жаным жаман кыйналды, төрөм!  
**2540** енин көсүң кеткендө, төрөм,  
көрбөгөн да көр болду, төрөм!

karmay aldiñ, Kanıkéy:  
‘Akay, töröm, né bolduñ?

Altay tolğon Kalmaktı  
anı çaaپ alganda,  
olcoloğon kara bét-  
mından késin körösün!  
Tokto, töröm, kün carkın,  
sén kétkeli, köp boldu, töröm,  
cıl on éki ay boldo, töröm!  
Sağığandan sarğardım, töröm,  
canım caman kynaldı, töröm!  
Sénin kösüñ kétkende, töröm,  
körbögön da kör boldu, töröm!

tuttun onu Kaníkey;  
"Aman efendim, ne yapıyorsun?  
Altay'ı dolduran Kalmukları  
kırıp geçirdiğinde  
ganimet alınmışın zavallı kadını,  
birak yaşasın!"

Dur, gün ışığı, efendim,  
sen gideli çok oldu, efendim,  
on iki ay oldu, efendim!  
hasretinden sarardım, efendim,  
çok çektim, efeedim,  
gözlerin beni görmeyeli, efeedim,  
gözlerim kör oldu, efendim!"



Semetey'in Ak-kula'ya kavuşması / Semeteydin Ak-kulaga coguluşu / Семетейдин Ақ-кулага жогулушу

## VI

## SEMETEY'İN DOĞUŞU

- 1   Ак-кула арыган экен,  
Манас-кан карыган экен.  
Каныкейдин алганды  
отус эки жыл болгон экен,
- 5   боюна бүткөн баласы  
жети аи бүткөн экен.  
Оорып жаткан Эр Манас  
кырк чоросун чакырды:  
‘Капыр-минен Бусурман, чором,
- 10   калчап алган кырандар, чором,  
эли-минен журтуңдан, чором,  
экчеп алган эрендер, чором!-  
Астандым айдатып, чором,  
айдап бир калын жедирткен, чором,
- 15   сүрөттөрүм айдаткан, чором,  
сүрдүрүп калын жедирткен, чором,  
атасынын төрүнде, чором,  
аң билектен сайдырган, чором,  
намысты колдон тайдырган, чором,
- 20   кан баласы Каныкей, чором,  
жет'ай боюна  
бүтүптур, чором!  
Эл көре'лек бок эле, чором,  
жоо көре'-лек жаш
- эле, чором,  
Уктап бир жасса, ойготкун, чором,
- 25   ыйлап бир жасса, соораткын, чором,  
көсүнүн кириң сала жүр, чором!  
Жаза бир тайым кыс болсо, чором,  
жерин бир таап беринер, чором!  
Байдын бир уулу Бакайым, чором,
- 30   керес бир кебим уктуңбу, чором,  
кемин бир тонум быштыңбы, чором?  
Ааламдан эмди өтөмүн, чором,  
ак камышым оруптур, чором,  
кан камыңды камданғын, чором!
- 35   Кан баласы Каныкей, чором,  
жая көрбө чач оорыйт, чором,  
жыртыла көрбө бет оорыйт, чором!  
Асылың болсо, көрөрсүн, чором,  
азабың болсо, тартарсын, чором!
- 40   Абеке, Көбөш, эки уул, чором,  
айткан бир кеп уктуңбу, чором?  
Астымда даяр кылдыңбы, Бакай?  
Энди баш-аягым тартыңар, Бакай!
- Ak-kula arığan éken,  
Manas-kan kariğan éken.  
Kanikéyдин alganı  
otus éki cil bolğun éken,  
boyuna bütkön balası  
ceti ay bütkön éken.  
Oorıp catkan Ér Manas  
kırk çorosun çakırdı:  
‘Kapır-minen Busurman, çorom,  
kalçap alghan kirandar, çorom,  
éli-minen curtundan, çorom,  
ékçep alghan érender, çorom!-  
Atandarım aydatıp, çorom,  
aydap bir kalın cédirken, çorom,  
sürörtörüm aydatkan, çorom,  
sürdürüp kalın cédirken, çorom,  
atasının töründö, çorom,  
aç bilekten saydırğan, çorom,  
namisti koldon taydırğan, çorom,  
kan balası Kanikéy, çorom,  
cet'ay boyuna  
büttüptür, çorom!  
Él körö'lök bok éle, çorom,  
coo körö'-lök çağ  
éle, çorom,  
Uktap bir cassa oygokun, çorom,  
iylap bir cassa, sooratkın, çorom,  
köşünün kirin sala cür, çorom!  
Caza bir tayim kis bolso, çorom,  
cérin bir taap bériñer, çorom!  
Baydin bir uulu Bakayım, çorom,  
kéres bir kébim uktuñbu, çorom?  
Kémin bir tonurn bıştiñbi, çorom?  
Aalamdan émdi ötömün, çorom,  
ak kamışım oruptur, çorom,  
kan kamıñdı karandanğın, çorom!  
Kan balası Kanikéy, çorom,  
caya körbö çäç ooriyt, çorom,  
cirtila körbö bét ooriyt, çorom!  
Asılıñ bolso, körörsün, çorom,  
azabiñ bolso, tartarsın, çorom!  
Abéké, Köböş, éki uul, çorom,  
aytkan bir kép uktuñbu, çorom?  
Astıma dayar kıldıñbi, Bakay?  
Éndi baş-ayağım tartıñar, Bakay!
- Ak-kula zayıflamıştı,  
Han Manas ihtiyarlamıştı.  
Kanikéy'i alalı,  
otuz iki yıl olmuştu,  
karnındaki çocuğunu da  
yedi ayı bitirmiştir.  
Manas hasta yatıyordu,  
kırk yiğidini çağrırdı:  
“Kafir ile müslümandan, yiğitlerim,  
tek tek seçildiniz hep, yiğitlerim,  
il ile yurttan, yiğitlerim,  
seçiliip alınan erler, yiğitlerim!  
Develeri sürdürüp, yiğitlerim,  
gelin hediyesi verdirttim, yiğitlerim,  
çekici hayvan gösterip, yiğitlerim,  
gelin hediyesi verdirttim, yiğitlerim,  
babasının baş köşesinde, yiğitlerim,  
çıplak bileğimi kesti, yiğitlerim,  
namusunu temizledi, yiğitlerim,  
han kızı Kanikéy'in, yiğitlerim,  
karnında yedi aylık çocuk var,  
yiğitlerim!  
il görmedi, henüz bir hiç, yiğitlerim,  
düşman görmedi, henüz  
çok genç, yiğitlerim,  
uyursa uyandırın, yiğitlerim,  
ağlarsa teselli edin, yiğitlerim,  
gözünün kirini yıkayın, yiğitlerim!  
Yavrum kız olursa, yiğitlerim,  
bir yer bulup verin, yiğitlerim!  
Bay'ın tek oğlu Bakay'im, yiğidim,  
vasiyetimi duydun mu, yiğidim,  
kefenimi biçtin mi, yiğidim?  
Alemden artık göçüyorum, yiğidim,  
ak kamışım koparılıyor, yiğidim,  
han kabrimi hazırlatın yiğidim!  
Han kızı Kanikéy, yiğidim,  
saçını çözmesin, acır, yiğidim,  
yüzünü yırtmasın, acır, yiğidim!  
Adil olun, iyi olursunuz, yiğidim,  
haksızlıkta azap var, yiğidim!  
Abeke, Köböş, iki oğul, yiğitlerim,  
sözümüz duydunuz mu, yiğitlerim?  
Altlığımı yaptınız mı, Bakay?  
başımı ayağımı çekin, Bakay!”

- Жакыптын уулу жаш Манас**  
**45 Ааламдан эмди өттү дейт,**  
**Байдын бир уулы бу Бакай**  
**ак камышты салды дейт,**  
**тоодай болгон Манасты**  
**алып барып койду дейт.**
- 50 Кан баласы Каныкей**  
**эмди кошуп ыйлат дейт:**  
**'Аркар бир жүрбөс**  
**кыядан, төрөм,**  
**атадан жаңгыс уядан, төрөм,**  
**эчкiler жүрбөс кыядан, төрөм,**
- 55 энеден жаңгыс уядан, төрөм!**  
**Айланы учкан кас элең, төрөм,**  
**бер'атадан ас элең, төрөм!**  
**Жумурткадан ак элең, төрөм,**  
**бир жатындан так элең, төрөм!**
- 60 Аты бир жакшы, ай жаркын, төрөм-**  
**алтындан тарткан сыр жебем, төрөм,**  
**астында агаң бир болсо, төрөм,**  
**күмүштөн тарткан кыр**  
**жебем, төрөм,**  
**көтүндө күйөрүң болсо, төрөм!**
- 65 Астында жалың болсочу, төрөм,**  
**аркаңда куйрук болсочу, төрөм!**  
**Кан баласы Каныкей**  
**жайып салды чаштарын,**  
**бууп салды белдерин!**
- 70 Кан баласы Каныкей**  
**жыртып салды беттерин!**  
**Көргөн күнүн көл алды,**  
**ичкен суун сел алды!**  
**Жакыптын уулу Жаш Манас**
- 75** **бу Таластан боюнда,**  
**Сулпукордун өзөндө**  
**алып барып койду дейт.**  
**Жети айдан сегис ай**  
**эми болуп келди дейт,**
- 80** **сегис айдан тогус ай**  
**эми болуп келди дейт.**  
**Жакып-бай арам кул**  
**Менди-байны жиберет,**  
**Каныкейге айтты дейт:**
- 85** **"Ат елсө, сооры керес!" дөчү'ди,**  
**"Ага өлсө, жеңе керес!" дөчү'ди!**  
**Кан баласы Каныкей**  
**Эр Манастан калды дейт.**  
**Ақыл-мен тууган Абеке,**
- 90** **көдөк тууган ол Көбөш**  
**Эр Манастан иниси:**  
**жа Кебөшкө тыйеби,**  
**жа Абекеге тыйеби?**  
**Сүгөнүнө тийсин!" дейт.**
- 95** **Кан баласы Каныкей**

**Cakıptın uulu çağ Manas**  
**Aalamdan émdi öttü déyt,**  
**Baydın bir uulu bu Bakay**  
**ak kamıştı saldı déyt,**  
**tooday bolğon Manastı**  
**alıp barıp koydu déyt.**  
**Kan balası Kanıkéy**  
**émdi koşup ıylat déyt:**  
**'Arkar bir cürbös**  
**kıyadan, töröm,**  
**atadan cañgis uyadan, töröm,**  
**éckiler cürbös kıyadan, töröm,**  
**éneden cañgis uyadan, töröm!**  
**Aylana uçkan kas éleñ, töröm,**  
**bér'atadan as éleñ, töröm!**  
**Cumurtkadan ak éleñ, töröm,**  
**bir catndan tak éleñ, töröm!**  
**Atı bir cakşı, ay carkın, töröm-**  
**altından tartkan sır cébem, töröm,**  
**astiñda ağañ bir bolso, töröm,**  
**kümüştön tartkan kir**  
**cébem, töröm,**  
**kötüñdö küyüriñ bolso, töröm!**  
**Astiñda calıñ bolsochu, töröm,**  
**arkanda kuyruk bolsochu, töröm!**  
**Kan balası Kanıkéy**  
**cayıp saldı çäştarın,**  
**buup saldı béldeñin!**  
**Kan balası Kanıkéy**  
**cirtip saldı bétterin!**  
**Körgön künün köl aldı,**  
**içken suun sél aldı!**  
**Cakıptın uulu Caş Manas**  
**bu Talastın boyunda,**  
**Sulpukordun özöndö**  
**alıp barıp koydu déyt.**  
**Céti aydan ségis ay**  
**émi bolup kéldi déyt,**  
**ségis aydan toğus ay**  
**émi bolup kéldi déyt.**  
**Cakıp-bay aram kul**  
**Méñdi-baynı ciberet,**  
**Kanıkéye aytı déyt:**  
**"At ölsö, soori kérés!" döçü'di,**  
**"Aga ölsö, céñe kérés!" döçü'di!**  
**Kan balası Kanıkéy**  
**Er Manastan kaldı déyt.**  
**Akıl-men tuuğan Abéké,**  
**ködök tuuğan ol Köböş**  
**Er Manastın inisi:**  
**ca Köböşkö tyiebi,**  
**ca Abékége tyiebi?**  
**Sügönüñö tiysin!" déyt.**  
**Kan balası Kanıkéy**

**Cakıp-bay oğlu genç Manas**  
**alemden artık göcmüştü,**  
**Bay'in tek oğlu Bakay**  
**ak kamışı oraya koydu,**  
**dağ gibi yüce Manas'ı,**  
**alıp götürüp, gömdüler.**  
**Han çocuğu Kanıkey,**  
**şimdi ağlayarak:**  
**"Dağ koçunun yürümediği**  
**kayadan, efendim,**  
**baba yuvasının biriciği, efendim,**  
**keçiler yürümez kayadan, efendim,**  
**ana yuvasının biriciği, efendim!**  
**Etrafında uçan kaz idin, efendim,**  
**babanın biriciği idin, efendim!**  
**Yumurtadan ak idin, efendim,**  
**ana karnında tek idin, efendim!**  
**Adı güzel, ay ışığı, efendim,**  
**altından yapma filizim, efendim,**  
**bir ağabeyin olsayıdı, efendim,**  
**gümüşten yapma**  
**filizim, efendim,**  
**küçük erkek kardeşin olsayıdı, efendim**  
**Önünde bir yele olsayıdı, efendim,**  
**arkanda bir kuyruk olsayıdı, efendim!"**  
**Han çocuğu Kanıkey,**  
**saçlarını çözdü artık,**  
**beline simsiki sardı!**  
**Han çocuğu Kanıkey**  
**yüzünü yırtıyordu hep!**  
**Günleri göz yaşıyla göl oldu,**  
**bütün suyunu sel aldı!**  
**Cakıp'in oğlu genç Manas'**  
**Talas suyunun boyunda,**  
**Sulpukor dağı başına**  
**alıp götürüp gömdüler.**  
**Yedinci ayın sonunda,**  
**sekizincisine girince,**  
**sekizinci ay bitip de**  
**dokuzuncu aya girince,**  
**Cakıp-bay bu haram kul**  
**Mendi-bay'ı gönderip,**  
**Kanıkey'e dedirtti ki:**  
**"At ölse postu miras kalır,**  
**ağabey ölse yenge miras kalır!**  
**Han çocuğu Kanıkey**  
**Er Manas'tan arta kaldı.**  
**Akıllı doğan Abeke**  
**hödük doğan o Köböş de**  
**Er Manas'ın küçük kardeşleri:**  
**Köböş'ü mü alacak o,**  
**yoksa Abeke'yi mi?**  
**Kimi severse onu alsın!"**  
**Han çocuğu Kanıkey,**

- бу кеп угуп ыйлады:  
 'Абеке, Көбөш арамдын  
 айтар кеби бу эмес,  
 Манастан калган катындын  
**100** угар кеби бу эмес!  
 Манас бир төрөм өткөндө,  
 жет'ай боюнмад калд'эле,  
 жети айдан сегис ай  
 эми болуп келиптири,  
**105** сегис айдан тогус ай  
 эми болуп келиптири!  
 Жаза бир тайым кыс болсо,  
 отко салып күйгүзөм,  
 сууга салып ағызам:  
**110** андан кийн тијемин!  
 Менин балам уул болсо,  
 тијимек турмак сийбаймын!"  
 Шундай деп жооп жиберди.  
 Каныкейдин кашында  
**115** Шооруктун кысынын  
 Ақылайдын айлы турду,  
 Ақылайга барды Менди-бай,  
 Жакыптын кебин айтты дейт:  
 "Шооруктун кысы Ақылай-  
**120** "Ат өлсө, сооры керес!" дөчү'ди,  
 "Ага өлсө, жеңе керес!" дөжү'ди!  
 Ақыл-мен тууган Абеке,  
 кедәк тууган ол Көбөш  
 Эр Манастын иниси:  
**125** кимисине тијесин?  
 Жа Көбөшкө тијеби,  
 жа Абекеге тијеби?-  
 "Сүгөнүнө тијисин!" дейт!  
 Шооруктун кысы Ақылай айтат:  
**130** 'Балалуу катын бар болсо,  
 баласын эреркейт.  
 Баласы жок мен байкуш-  
 ақыл-мен тууган Абеке  
 астыртын келип кессин де!"  
**135** Көк ала сакал Менди-бай  
 Жакып-байга барды дейт,  
 Жакып-байга айтты дейт:  
 'Кан баласы Каныкей  
 шундай деп жооп жиберди:  
**140** "Бу Манасым өткөндө,  
 жет'ай боюнда бар эле:  
 жети айдан сегис ай  
 эмди болуп келди", дейт,  
 "сегис айдан тогус ай  
**145** эмди болуп келди" дейт.  
 "Жаза бир тайып кыс болсо,  
 отко салып күйгүзөм,  
 сууга салып ағызам:  
 андан кийн тијемин!

bu kép ugup iyaldi:  
 'Abéké, Kóböş aramdin  
 aytar kébi bu émes,  
 Manastan kalğan katrindin  
 ugar kébi bu émes!  
 Manas bir töröm ötköndö,  
 cét'ay boyunmad kald'éle,  
 céti aydan ségis ay  
 émi bolup kéliptir,  
 ségis aydan toğus ay  
 émi bolup kéliptir!  
 Caza bir tayim kis bolso,  
 otko salip küygözüm,  
 suuğa salip ağızam:  
 andan kiyn tiyemin!  
 Ménin balam uul bolso,  
 tiymek turmak siybaymın!"  
 Şunday dép coop ciberdi.  
 Kanikéydin kaşında  
 Şooruktun kısının  
 Akılaydın aylı turdu,  
 Akılayğa bardı Méndi-bay,  
 Cakıptın kébin aytı déyt:  
 "Şooruktun kısı Akılay-  
 "At ölsö, soori kérés!" döçü'di,  
 "Aga ölsö, céne kérés!" döçü'di!  
 Akıl-men tuuğan Abéké,  
 ködök tuuğan ol Kóböş  
 Ér Manastin inisi:  
 kimisine tiyesin?  
 Ca Kóböşkö tiyebi,  
 ca Abékége tiyebi?-  
 "Sügönüñö tiysisin!" déyt!  
 Şooruktun kısı Akılay aytat:  
 'Balaluu katın bar bolso,  
 balasin érerkeyt.  
 Balası cok mén baykuş-  
 akıl-men tuuğan Abéké  
 asturtın kélip késsin dé!"  
 Kök ala sakal Méndi-bay  
 Cakıp-bayğa bardı déyt,  
 Cakıp-bayğa aytı déyt:  
 'Kan balası Kanikéy  
 şunday dép coop ciberdi:  
 "Bu Manasım ötköndö,  
 cét'ay boyumda bar éle:  
 céti aydan ségis ay  
 émdi bolup kéldi", déyt,  
 "ségis aydan toğus ay  
 émdi bolup kéldi" déyt.  
 "Caza bir tayıp kis bolso,  
 otko salip küygözüm,  
 suuğa salip ağızam:  
 andan kiyn tiyemin!

bunu işitip ağladı:  
 "Ne Abeke, ne Kóböş  
 böyle haram şeyler demesinler,  
 Manas'tan kalan bir kadının  
 duyacağı sözler değil bu!  
 Biricik efendim Manas öldüğünde,  
 yedi aylık gebe idim,  
 yedinci aydan sonra  
 sekizinci ay oldu,  
 sekizinci aydan sonra  
 dokuzuncu ay oldu!  
 Doğan çocuk kız olursa,  
 ateşe atıp yakarım,  
 suya atar da boğarım,  
 sonra biriyle evlenirim!  
 Çocuğum oğlan olursa,  
 kimseyle evlenmem ben!"  
 Onlara böyle cevap verdi.  
 Kanikéy'in karşısında  
 Şooruk'un kızı  
 Akılay'in çadırı kurulmuştu.  
 Mendi-bay Akılay'a gitti,  
 Cakıp'in söylediklerini anlattı:  
 "Şooruk'un kızı Akılay!  
 Derler ki "At ölse postu miras kalır!  
 Ağabey ölse yenge miras kalır!".  
 Akıllı doğan Abeke,  
 bir hödük doğan Kóböş,  
 Manas'ın küçük kardeşleri;  
 hangisiyle evlenecek?  
 Kóböş'e mi gidecek,  
 Abeke'ye mi gidecek?  
 "Kimi severse onu alsın." dediler.  
 Şooruk'un kızı Akılay dedi ki:  
 "Oğlu olan her kadın,  
 oğlunu bir er yetiştirir.  
 Çocuğu olmayan ben baykuş,  
 akıllı doğan Abeke'ye söyle,  
 gelsin benimle evlensin, de!"  
 Mavi sakallı Mendi-bay  
 oradan Cakıp-bay'a gitti,  
 Cakıp-bay'a dedi ki:  
 "Han çocuğu Kanikéy,  
 söyle cevap gönderdi:  
 "Manasım öldüğü vakıt,  
 yedi aylık gebe idim,  
 yedi ay bitti sonra da,  
 şimdi sekizinci ay oldu,  
 sekizinci ay da bitti,  
 şimdi dokuzuncu ay oldu.  
 Kız doğuracak olursam,  
 ateşe atıp yakarım,  
 sulara atıp boğarım,  
 ondan sonra evlenirim!"

- 150** Эрекк бир мерсет бу болсо,  
Абеке, Кәбәш арамга  
тиймек бир турмак сийбайм!" дейт.  
Шооруктун кысы Ақылай  
үйүнө мен түшкөмүн,
- 155** түшүп туруп айткамын.  
Шооруктун кысы Ақылай  
кебимди угуп айтты дейт:  
"Ақыл-мен тууган Абеке  
астырын келип кессин!" дейт.
- 160** Мынын кебин уккан соң,  
акыл-мен тууган Абеке:  
'Барсам, барайн!' деп айтты.  
Күүгүм кирди, күн батты,  
каш карайып эл жатты:
- 165** акыл-мен тууган Абеке  
эми атка минди дейт,  
Шооруктун кысы Ақылай  
койнуна келип жатты дейт.  
Шооруктун кысы мыны айтат:
- 170** 'Кан баласы Каныкей  
эрекк бир тууп бу салса,  
киндигин өзүм кесем', деп,  
'кирин өзүм жууам!' деп,  
'бу баланын оосына
- 175** кебес бир тығын салайн!  
Баланы бир өлтүрүп койойн!'  
Күндөрдөн күнү өрттү дейт,  
кан баласы Каныкей  
он айлары бүткөндө,
- 180** алтыпшап ача, жес бакан  
Каныкей салыш толготту,  
баланын үнү барк этти,  
баты жерге жарк этти.  
Кан баласы Каныкей
- 185** бала тууп салган соң,  
Шооруктун кысы Ақылай  
жүгүрүп келип кирди дейт.  
'Киндигин өзүм кесем', деп,  
'кирин өзүм жууам', деп,
- 190** 'баланы көрө койом!' деп.  
Багды-дөөлөт байбиче  
эркегин-урғачысын билгиспей  
ала кашты төрүно.  
Шооруктун кысы Ақылай:
- 195** 'Бириң бала туугансын,  
бириң ала қаçкансын,  
баланы мaa көрсөтпөй!'  
Тарынып кетип калды.  
Тарынып кетип калганды,
- 200** Каныкей туруп айтат дейт:  
'Айналайн энеке,  
эрекк бирб' экен балаңыс?  
Бийкеч бирб' экен балаңыс?'

Erkek bir rnéset bu bolso,  
Abéké, Kóbës aramǵa  
tiyemek bir turmak siybaym!" déyt. hiç biriyle evlenmem ben!"  
Şooruktun kişi Akılay  
üyünö mén tüşkümün,  
tüşüp turup aytksamın.  
Şooruktun kişi Akılay  
kébimdi ugup aytta déyt:  
"Akıl-men tuuğan Abéké  
astirtın kélép késsin!" déyt.'  
Minin kébin ukkan soñ,  
akıl-men tuuğan Abéké:  
'Barsam, barayn!' dép aytta.  
Küögüm kirdi, kün battı,  
kaş karayıp él cattı:  
akıl-men tuuğan Abéké  
émi atka mindi déyt,  
Şooruktun kişi Akılay  
koynuna kélép cattı déyt.  
Şooruktun kişi minı aytat:  
'Kan balası Kanıkéy  
érkek bir tuup bu salsa,  
kindigin özüm késsem', dép,  
'kirin özüm cuuam!' dép,  
'bu balanın oosına  
kébes bir tiğin salayn!  
Balanı bir öltürüp koyoyn!'  
Kündördön künü örtti déyt,  
kan balası Kanıkéy  
on ayları bütköndö,  
altından aça, cés bakan  
Kanıkéy salıp tolğottu,  
balanın ünү bark étti,  
batı cérgé cark étti.  
Kan balası Kanıkéy  
bala tuup salğan soñ,  
Şooruktun kişi Akılay  
cüğürüp kélép kirdi déyt.  
'Kindigin özüm késsem', dép,  
'kirin özüm cuuam', dép,  
'balanı körö koyom!' dép.  
Bagdı-döölöt baybiče  
érkegin-urǵachsın bilgispey  
ala kaştı törfünö.  
Şooruktun kişi Akılay:  
'Biriñ bala tuuğansın,  
biriñ ala kaçkansın,  
balanı maa körsötpöy!'  
Tarınıp kétip kaldi.  
Tarınıp kétip kalğanda,  
Kanıkéy turup aytat déyt:  
'Aynalayn éneke,  
érkek birb' éken balañıs?  
Biykeç birb' éken balañıs?'

Çocuğum erkek olursa,  
ne Köbös ne de Abeke,  
Şooruk'un kızı Akılay'a  
çıkrıp sonra gittim ben.  
Ona haber götürdüm, ben.  
Şooruk'un kızı Akılay,  
sözüme kulak verip dedi ki:  
"Akılı doğan Abeke,  
benimle gelip evlensin." dedi."  
Bu sözü duyunca  
akılı doğan Abeke:  
"Kalkıp ona gideyim!" dedi.  
Akşam oldu, güneş battı,  
karanlık oldu il yattı,  
akılı doğan Abeke,  
o zaman ata binerek,  
Şooruk'un kızı Akılay'ın  
gelip koynuna yattı.  
Şooruk'un kızı dedi ki:  
"Hanın kızı Kanıkéy,  
erkek çocuk doğurursa,  
göbeğini ben keserim,  
kirini kendim yıkarım,  
bu çocuğun ağızına,  
bir paçavra tıkarım ben!  
Çocuğu öldürürüm ben!"  
Aradan günler geçti,  
han kızı Kanıkéy'in  
gebeliği on ay oldu.  
Altın çatallı bakır değneği koyup,  
Kanıkéy'in ağrısı tutmuştu,  
çocuğun sesi viyakladı,  
baş da çıkışırı tırac etti.  
Han çocuğu Kanıkéy,  
çocuğu böyle doğurunca  
Şooruk'un kızı Akılay,  
koşa koşa geldi,  
göbeğini ben keseyim, dedi,  
kirini ben yıkayıyım, dedi,  
çocuğu hele göreyim, dedi.  
Bagdı-döölöt baybiče,  
erkek mi kız mı bilmesin diye,  
alıp bir buçağa kaçtı,  
Şooruk'un kızı Akılay:  
"Yalnız başına doğurtmuş,  
yalnız benden sakladı onu,  
yavruyu bana göstermedi!" dedi.  
Darılıp çıkışırı gitti.  
Böyle darılıp gidince,  
Kanıkéy dedi ki:  
"Ah sevgili anneciğim,  
çocuğumuz oğlan mıdır,  
çocuğumuz yoksa kız mıdır?"

- Эне көрүп айтты дейт:  
**205** 'Айналайн Каныкей,  
 а сүйүнчү, сүйүнчү!  
 Жаңы тууган бу балам  
 бир эрек болучу бу балам!'  
 Anda turup Kanikéy:  
**210** 'Айналайн мазарым эне,  
 бу уйкуну таштайлы!  
 Балага бешик кылбайлы!  
 Баланы кезүлеше бағалы!'  
 Тұн ортосун жеткенче,  
**215** бүрө алды баланы,  
 тұн ортосу өткөндө,  
 бүрө алып турду дейт.  
 Картайған-да Жакып-бай,  
 Абеке-минен бу Кебөш,  
**220** үчөө кол курап чыкты:  
 'Жаңы туган баланы  
 эртөн бис өлтүрөбүс!' дейт.  
 Таң агарып атқанда,  
 күн кызырып чыкканда,  
**225** ചабуул келе жатыры,  
 Кан баласы Каныкей  
 жаңытууган баланы  
 койнуна салып алды дейт,  
 алтымыш жашар энесин,  
**230** Багды-деөлөт байбиче,  
 колунан жетелеп алды,  
 Алты-байдын аралга  
 эми кирип кетти дейт.  
 Манастын эки иниси  
**235** Абеке, Кебөш арам кул  
 эми үйгө кирсе-де,  
 Каныкейди таппады,  
 жаш баланы таппады.  
 Чамгарагын чакты дейт,  
**240** чагып отко жакты дейт,  
 керегесин кести дейт,  
 кесип отко жакты дейт!  
 Үңкүр толгон үптерүн,  
 аны алып кетти дейт:  
**245** ак куржунда булдарын,  
 аны келип кетти дейт!  
 Эчкiden калган улакты,  
 курсактан калган чунакты  
 найзадан калган желекти,  
**250** Манастан калган белекти  
 Каныкей-минен байбиче  
 токойго алып кирип кетти.  
 Ала қачып кеткенде,  
 баарына эли жок,  
**255** батарына тоо жок.  
 Anda айттың Kanikéy:  
 'Эмди, эме, не дейсин?'

Éne körüp aytti déyt:  
 'Aynalayn Kanikéy,  
 a süyünçü, süyünçü!  
 Cañı tuuğan bu balam  
 bir érkek boluçu bu balam!'  
 Anda turup Kanikéy:  
 'Aynalayn mazarım éne,  
 bu uykunu taştıly!  
 Balaǵa bésik kılbaylı!  
 Balanı kézüleše baǵah!'  
 Tún ortosun cétkençe,  
 bürö aldı balanı,  
 tún ortosu ötköndö,  
 bürö alıp turdu déyt.  
 Kartayğan-da Cakıp-bay,  
 Abéké-minen bu Köbös,  
 üçöö kol kurap çıktı:  
 'Cañı tuğan balanı  
 érten bis öltüröbü!' déyt.  
 Tañ ağarıp atkanda,  
 kün kizarıp čikkanda,  
 çabuul kéle catırı,  
 Kan balası Kanikéy  
 cañituugan balanı  
 koynuna salıp aldı déyt,  
 altımiş caşar énesin,  
 Bagdı-döölöt baybiče,  
 kolunan cételep aldı,  
 Altı-bay'dın aralǵa  
 émi kirip kétti déyt.  
 Manastın éki inisi  
 Abéké, Köbös aram kul  
 émi üygö kirse-de,  
 Kanikéydi tappadı,  
 ças balanı tappadı.  
 Çamgaragın caktı déyt,  
 çäğıp otko caktı déyt,  
 kéregesin késtı déyt,  
 késip otko caktı déyt!  
 Üñkür tolgon üptörün,  
 anı alıp kétti déyt:  
 ak kurcunda buldarın,  
 anı kélip kétti déyt!  
 Éçkiden kalgan ulaktı,  
 kursaktan kalgan çunaktı  
 nayzadan kalgan célekti,  
 Manastan kalgan bélékti  
 Kanikéy-minen baybiče  
 tokoygo alıp kirip kétti.  
 Ala қачып kétkende,  
 bararına éli cok,  
 batarına too cok.  
 Anda ayttiń Kanikéy:  
 'Émdi, éme, né déysin?'

İhtiyar bakıp dedi ki:  
 "Sevgili yavrum Kanikéy,  
 sevin yavrum, çok sevin,  
 yeni doğan bu çocuk,  
 bu yavrucuk oğlan!"  
 Kanikéy de dedi ki:  
 "Oh sevgili anneciğim,  
 uyku aramayalım biz,  
 çocuğa beşik yapmayalım,  
 nöbetleše bakalım biz!"  
 Gece yarısı yaklaşınca,  
 birisi aldı çocuğu,  
 gece yarısı geçince,  
 öbürü tuttu çocuğu,  
 ihtiyarlayan Cakıp-bay  
 Abeke ile Köbös de,  
 üçü asker topladılar,  
 "Yeni doğan bu çocuğu,  
 erkenden öldürelim!" diye.  
 Tan yeri ağarıp,  
 gün kizarıp doğarken,  
 savaşa gelmişlerdi,  
 han çocuğu Kanikéy  
 yeni doğan çocuğunu  
 alıp göğsüne koydu.  
 Altmışındaki annesi  
 Bagdı-döölöt baybiçeyi,  
 elinden tutup götürdü,  
 Altı-bay'in çalışılığına  
 kaçıp oraya saklandı.  
 Manas'ın iki küçük kardeşi,  
 Abeke, Köbös, haram kollar,  
 onun evine girdiler,  
 Kanikéy'i bulmadılar,  
 çocuğu da bulmadılar.  
 Bacayı parçaladılar,  
 çakıp ateşe yaktılar,  
 parmaklığı da kıldılar,  
 kırıp ateşe yaktılar!  
 Maǵra dolduracak kadar  
 mallarını alıp gittiler,  
 ak hurcundan paralarını  
 alıp gittiler!  
 Keçidenden kalan oğlağı,  
 karnında taşıdığı bu masumu  
 kargidan kalan sancığı,  
 Manas'tan kalan mirası,  
 baybiče ile Kanikéy  
 alıp ormana girdi.  
 Böylece kaçarken onlar,  
 gidecekleri kimse yoktu,  
 saklanacak dağ yoktu,  
 Kanikéy sen dedin ki:  
 "Şimdi sen ne dersin, anam?"

- Кайда барабыс, эне?  
Өкүл атам Карым-бай,  
**260** Карым бир байга баралы!  
Этегиң элек болду,  
жениң-де желек болду!  
Карым-байга барбасак,  
кайда бис барабыс?" дейт.
- 265** Карым деген байынын  
олтурат деген жерине  
эмди барды катындар,  
олтырган деген жерине  
качып келип жеткенде,
- 270** кечүп кетип калыптыр.  
Кечүнүн көтүнөн чуркады.  
Жолдо жүрүп кеткенде,  
кызыл мойнчо бир музоо  
келип жатыр жолунда.
- 275** Каныкей аны кармады-  
сойоруна бычак жок,  
чагарына чакмак жок,  
не кыларын билбеди.  
Анда ыйлап турганда,
- 280** өкүл атасы Карым-бай  
желип келип жатыптыр.  
Каныкей аны көргөндө,  
Карым-байды таныганды,  
жалбарып туруп айтты дейт:
- 285** 'Өкүл атам, сени айтам,  
Батыр Манас бу эрим,  
бу ааламдан еткөндө,  
Абеке, Кебөш арам кул  
мени "Алам!" деп келди.
- 290** Бу арамга тийбедим.  
Бу арамга тийбесем,  
Абеке, Кебөш арам кул  
менин үйүмө келгендир,  
чамгарагын чаккандыр,
- 295** чагып отко жаккандыр,  
керегемди кескендир,  
кесип отко чаккандыр!-  
Эчкidenкалган улакты,  
курсактанкалган чунакты,
- 300** наизданкалган желекти,  
Манастанкалган белекти  
алып бир качып беремин!"  
Өкүл ата Карым-бай  
Каныкейге айтты дейт:
- 305** 'А Каныкей, Каныкей, ботом  
Манастанкалганбаланы  
алып бир качып сен келсен,  
үйүмө сени киргиспейм,  
турар жерди бер' албайм-
- 310** сенин бир байың Манастан,  
анан бир көңүм беккалган!
- Kayda barabis, éne?  
Ökül atam Karim-bay,  
Karim bir bayga baralı!  
Etegiñ élek boldu,  
céniiñ-de célek boldu!  
Karim-bayga barbasak,  
kayda bis barabis?" déyt.  
Karim dégen bayının  
olturat dégen cérine  
émdi bardı katundar,  
oltırğan dégen cérine  
kaçip kélép cétkende,  
köçüp kétip kalıptır.  
Köçünün kötünön çurkadi.  
Coldo cüriip kétkende,  
kızıl moynço bir muzoo  
kélép catır colunda.  
Kanikéy anı karmadı-  
soyoruna biçak çok,  
çağarına çakmak çok,  
né kiların bilbedi.  
Anda ıylap turğanda,  
ökül atası Karim-bay  
célib kélép catıptır.  
Kanikéy anı körgöndö,  
Karim-baydi tanıganda,  
calbarıp turup aytti déyt:  
'Ökül atarn, séni aytam,  
Batr Manas bu érim,  
bu aalamdan ötköndö,  
Abéké, Kóbös aram kul  
ménin "Alam!" dép keldi.  
Bu aramga tiybedim.  
Bu aramga tiybesem,  
Abéké, Kóbös aram kul  
ménin üyümö kélgendir,  
çamgarığın çakkandır,  
çağıp otko cakkandır,  
kéregemdi késkendir,  
késip otko çakkandır!-  
Éckiden kalgan ulaktı,  
kursaktan kalgan çunaktı,  
nayzadan kalgan célekti,  
Manastan kalgan bélékti  
alıp bir kaçip béremin!"  
Ökül ata Karim-bay  
Kanikéye aytti déyt:  
'A Kanikéy, Kanikéy, botom!  
Manastan kalgan balanı  
alıp bir kaçip sén kéléseñ,  
üyümö sén i kirgispeym,  
turar cérdi bér'albaym-  
sénin bir bayıñ Manastan,  
anan bir köönüm bék kalgan!'

Nereye gidelim, anam?  
İsim babam Karim-bay var,  
bu Karim-bay'a gidelim!  
Eteğin eleğe dönmüş,  
yenin yulara dönmüş!  
Karim-bay'a gitmezsek biz,  
nereye gidelim dersin?"  
Karim denilen beyin  
oturduğu yere doğru  
yollandı şimdi kadınlar.  
Oturduğu yere  
kaçip geldiğinde kadınlar,  
oradan göçüp gitmişti o;  
Arkasından gitti bunlar,  
Yolda giderken bunlar,  
kızıl boncuklu bir dana  
geliyordu bu yoldan.  
Kanikéy tuttu onu,  
kesmek için biçak yok,  
vurmak için demir yok,  
ne yapacaklarını bilmediiler.  
Öyle ağlaşıp dururken  
isim babası Karim-bay  
yel gibi koşup geliyordu.  
Kanikéy onu görünce  
Karim-bay'ı tanıyınca,  
yalvararak dedi ki;  
"İsim babam seni çağırdım,  
bahadir Manas bu erim,  
bu alemden göçüp gitti,  
Abeke, Kóbös, haram kollar,  
beni almağa geldiler.  
Bu haram kulları reddettim,  
onları reddettim diye,  
Abeke, Kóbös, haram kollar,  
gelip evime girdiler,  
bacayı parçaladılar,  
çakıp ateşe yaktılar,  
parmaklığı da kıldılar,  
kırıp ateşe yaktılar!  
Keçiden kalan oğlağı,  
karnımda taşıdığım bu masumu,  
kargıdan kalan sancağı,  
Manas'tan kalan mirası,  
alıp kaçtım hemen!"  
İsim babası Karim-bay,  
Kanikéy'e dedi ki,  
"Kanikéy, Kanikéy, yavrum,  
Manas'tan kalan çocuğu,  
kaçip götürüyorsan,  
seni evime koymam ben,  
oturacak yer de vermem,  
senin beyin Manas'a  
pek dargınım ben!"

- Бу мойнчомду сен туттун,  
мойнчомду сага бер'албайм!  
Өкүл ата Карым-бай
- 315** кызыл мойнчо бир музоо  
колунан сууруп алды дейт,  
үйүнө айдап барды дейт.  
Каныкей кайта басты дейт,  
байбичеге келди дейт:
- 320** 'Айналайн мазарым, эне,  
өкүл атам Карым-бай, эне,  
кызыл мойнчо бир музоо, эне,  
колумнаан сууруп алды дейт, эне!  
Байдын бир уулу Bakay, эне,
- 325** оң далынын кемирчек, эне,  
оюп бир салды дед'эле, эне:  
сол далынын кемирчек, эне  
Суллукордун башында, эне,  
төөгө салды дед'эле, эне!
- 330** Жүр Bakayга баралы, эне!  
Түнүн бир түндөй жүрдү дейт,  
күнүн бир күндөй жүрдү дейт,  
этеги эзек болду дейт,  
жени желек болду дейт.
- 335** Байдын уулу ol Bakay  
үйүнөн чыгып келди дейт.  
Минер аты Кек-чолок,  
Кек-чологун миниптири Bakay,  
Сан төөнү жийп барыптыри Bakay.
- 340** Барып келген Bakayды  
Каныкей көрүп салды дейт,  
Каныкей келип айтты дейт:  
'Салам айтмак менде жок, Bakay,  
элилк бир алмак сенде жок, Bakay!'
- 345** Эчкiden kalган улакты, Bakay,  
курсактан kalган  
чунакты, Bakay,  
найзадан kalган желекти, Bakay,  
Манастан kalган белекти, Bakay,  
алып бир качып келемин, Bakay!'
- 350** Байдын уулу ol Bakay  
атынын башын бурду дейт,  
ошу бир жерде турду дейт.  
Каныкейдин колунан Bakay  
баланы сууруп алды дейт,
- 355** өдө бир карап чапты дейт,  
ооп бир түштү бу бала,  
ылдый карап бир чапты,  
энгип бир түштү бу бала!  
Каныкей-минен бу Чакан,
- 360** Байдын уулу бу Bakay  
үчөө бир келип ыйлады.  
Анда айттың Kanıkéy:  
'Абеке, Кебөш арам кул  
малды катка салыпты,
- Bu moynicomdu sén tuttuñ,  
moynicomdu sağa bér'albaym!  
Ökül ata Karím-bay  
kızıl moynço bir muzoo  
kolunan suurup aldı déyt,  
üyünö aydap bardı déyt.  
Kanıkéy kayta bastı déyt,  
baybiçege kéldi déyt:  
'Aynalayn mazarım, éne,  
ökül atam Karím-bay, éne,  
kızıl moynço bir muzoo, éne,  
kolumnan suurup aldı déyt, éne!  
Baydin bir uulu Bakay, éne,  
oñ dalının kémirçek, éne,  
oyup bir saldı déd'éle, éne:  
sol dalının kémirçek, éne  
Sulpukordun başında, éne,  
töögö saldı déd'éle, éne!  
Cür Bakayga baralı, éne!'  
Tünün bir tündöy cürdü déyt,  
künün bir kündöy cürdü déyt,  
étegi élek boldu déyt,  
céni célek boldu déyt.  
Baydin uulu ol Bakay  
üyünön ciòğip kéldi déyt.  
Miner atı Kök-çolok,  
Kök-çologun ministir Bakay,  
San tööni ciyp bariptir Bakay.  
Barıp kélgen Bakaydi  
Kanıkéy körüp saldı déyt,  
Kanıkéy kélép aytti déyt:  
'Salam aytmak ménde cok, Bakay,  
elik bir almak sénde cok, Bakay!-  
Éckiden kalgan ulaktı, Bakay,  
kursaktan kalgan  
çunaktı, Bakay,  
nayzadan kalgan célekti, Bakay,  
Manastan kalgan bélékti, Bakay,  
alıp bir kaçıp kélemin, Bakay!'  
Baydin uulu ol Bakay  
atının başını bürdü déyt,  
oşu bir cérde turdu déyt.  
Kanıkéyдин kolunan Bakay  
balanı suurup aldı déyt,  
ödö bir karap çaptı déyt,  
oop bir tüstü bu bala,  
ıldiy karap bir çaptı,  
éñgip bir tüstü bu bala!  
Kanıkéy-minen bu Çakan,  
Baydin uulu bu Bakay  
uçcoö bir kélép iyladı.  
Anda ayttiñ Kanıkéy:  
'Abéké, Köbös aram kul  
maldı katka salıptı,
- Tuttuğun şu danamı da  
vermem sana danamı ben!"  
İsim babası Karim-bay  
kızıl danayı aldı,  
çekerek elinden aldı,  
aldi evine götürdü.  
Kanıkey geriye döndü,  
baybiçenin yanına geldi,  
"Ah sevgili anneciğim,  
isim babası Karim-bay, anne,  
kızıl bir danayı, anne,  
çekip aldı elimden, anne,  
Bay'in tek oğlu Bakay, anne,  
sağ küreğinin kemiğini, anne,  
oymuş vaktiyle, diyorlar, anne,  
sol küreğinin kemiğini, anne,  
Sulpukor dağı başında, anne,  
bir deveye yüklemiş, anne!  
Yürü Bakay'a gidelim, anne!"  
Geceler gecesi gittiler,  
gün üstüne gün yürüdüler,  
etekleri elek oldu,  
yenleri hep yular oldu,  
Bay'in oğlu bu Bakay'ın  
evine çıkıp geldiler.  
Binek atı Kök-çolok  
Kök-çolok'a bindi Bakay,  
sayısız develerini toplamış Bakay.  
Şu gelen Bakay'i  
Kanıkey gördü,  
Kanıkey gelip dedi ki:  
"Selam vermek bana yakışmaz, Bakay.  
selam almak sende yok, Bakay!  
Keçiden kalan bu oğlakla, Bakay,  
karnımda taşıdığım bu  
masumla, Bakay,  
kargidan kalan sancakla, Bakay,  
Manas'tan kalan bu mirasla, Bakay,  
bunlarla kaçip geldim, Bakay."  
Bay'in oğlu Bakay o zaman,  
atının başını çevirdi,  
önlerinde durdurdu.  
Kanıkey'in elinden Bakay,  
çekip aldı bu çocuğunu,  
bir kere tepeden yukarıya koşturdu,  
yana kayıp düştü bu çocuk,  
bir kere tepeden aşağıya koşturdu,  
sirt üstü düştü bu çocuk!  
Kanıkey ile bu Çakan  
Bay'in oğlu bu Bakay,  
üçü birden ağladılar.  
O zaman Kanıkey dedi ki:  
"Abeke, Köbös, haram kullar,  
hayvan sayısını yazdırılar,

- 365** мал эсебин алышты  
булду катка салышты,  
бул эсебин алышты!  
Каныкей-минен бу Чакан  
өкөбүс качып келиптик.
- 370** Абеке, Көбөш арам кул,  
башың болсо өлүмдө,  
малың болсо талоода!-  
Башыңды койдой кеспесем,  
каныңды суудай төкпөсөм!
- 375** Байдын уулу сен Bakay, ake,  
эми бир арга не болот, ake?  
Эми амалым эн болот, ake?"  
Анда айттың сен, Bakay:  
'Айналайн Каныкей, ботом,
- 380** жакындата тура көр, ботом!  
Эдиште айран кылайн, ботом,  
айран ууртап келип турайн, ботом!  
Аты-тону камдайн, ботом!  
Андан кийн жолду  
көрсөтәйн, ботом!"
- 385** Кан баласы Каныкей  
жакындатып алды дейт,  
эдиште айран кылды дейт  
аты бир тон камдады,  
азык бир түлүк камдады,
- 390** айрылып жолго алыш келди.  
Анда айттың Каныкей:  
'Эми арга не болот, Bakay?  
Кара бир Ногой Жамгырчы,  
Жамгырчыга барайн!
- 395** Жамгырчига бара-тыган жолду  
эми мага көрсөтчү, Bakay!"  
Анда айтты бу Bakay:  
'Кара бир Ногой Жамгырчы, балам,  
анын бир жолун көрсөтпейм, балам!
- 400** Манас-минен Жамгырчы, балам,  
өкө сөк өштү киш'эле-  
Кара бир Ногой Жамгырчы  
эчкiden калган улакты,  
курсактан калган чунакты,
- 405** аны өлтүрүп салбайбы?  
Өзүнө нике кыйбайбы?  
Андан бир арга не болот?  
Жамгырчы жолун көрсөтпейм!  
Өс атекен Kara-kan,
- 410** Kara-kaniga sen barsaq!  
Кара-кан жолун көрсөтом!"  
Бу Bakay мыны айткан соң,  
Кара-кан жолун көрсөткөн соң,  
Кан баласы Каныкей
- 415** күнүн күндөй жүрдү дейт,  
ктүнүн түндөй жүрдү дейт,  
алда канча күн болду,

mal ésebin aliptu  
buldu katka saliptu,  
bul ésebin aliptu!  
Kanikéy-minen bu Çakan  
ököbüş kaçip keliptik.  
Abéké, Köböz aram kul,  
başını bolso ölümde,  
malının bolso talooda!-  
Başındı koydoy késpesem,  
kanını suuday tökpösöm!  
Baydın uulu sén Bakay, ake,  
émi bir arga né bolot, ake?  
Émi amalim én bolot, ake?"  
Anda ayttıñ sén, Bakay:  
'Aynalayn Kanikéy, botom,  
cakındata tura kör, botom!  
Édişte ayran kılain, botom,  
ayran uurtap kélép turayn, botom!  
Atı-tonu kamdayn, botom!  
Andan kiyn coldu  
körsötöyn, botom!"

Kan balası Kanikéy  
cakındatıp aldı déyt,  
édişte ayran kıldı déyt  
atı bir ton kamdadı,  
azık bir tüük kamdadı,  
ayrılıp colgo alıp kéldi.  
Anda ayttıñ Kanikéy:  
'Émi arga né bolot, Bakay?  
Kara bir Nogoy Camgırçı,  
Camgırçıga barayn!  
Camgırçıga bara-tığan coldu  
émi mağá körsötü, Bakay!"  
Anda aytti bu Bakay:  
'Kara bir Nogoy Camgırçı, balam, "Kara Nogay Camgırçı'nın, yavrum,  
anın bir colun körsötpöym, balam! yolunu sana göstermen, yavrum!  
Manas-minen Camgırçı, balam,  
ökö sök öştü kiş'ele-  
Kara bir Nogoy Camgırçı  
éckiden kalğan ulaktı,  
kursaktan kalğan çunaktı,  
anı öltürüp salbayrı?  
Özüñö nikе kiybayrı?  
Andan bir arga né bolot?  
Camgırçı colun körsötpöym!  
Ös ateken Kara-kan,  
Kara-kaniga sén barsaq!  
Kara-kan colun körsötkön!  
Bu Bakayミニ aytikan soñ,  
Kara-kan colun körsötkön soñ,  
Kan balası Kanikéy  
künün küridöy кудü déyt,  
ktünün tündöy кудü déyt,  
alda kança kün boldu,

hayvanın hesabını aldılar,  
buldukları her şeyi yazdılar,  
malın hesabını yaptılar!  
Kanıkey ile Çakan  
ikimiz kaçip geldik biz.  
Abeke, Köböz, haram kullar,  
başınız beladan kurtulmasın,  
hayvanlarınız çapulun olsun!  
Başını koyun gibi kesmezsem,  
kanını su gibi dökmezsem!  
Bay'in oğlu Bakay, kardeş,  
nasıl kurtulalım, kardeş,  
şimdî ne çare bulalım, kardeş?"  
O zaman Bakay dedin ki:  
"Pek sevgili Kanıkey, yavrum,  
sen burada dur, yavrum!  
Kovada ayran yapayım, yavrum,  
size ayran çalayım, yavrum!  
Atla elbise hazırlayım, yavrum!  
Yolu sonra  
gösteririm, yavrum!"  
Han çocuğu Kanıkey'i  
yanına aldı,  
kovada ayran karıştırdı,  
at ve giyim hazırladı,  
yiyecek azık hazırladı,  
götürüp yolu başına getirdi.  
O zaman Kanıkey dedin ki:  
"Kurtuluş nasıl olacak, Bakay?  
Kara Nogay Camgırçı var,  
Camgırçı'ya varayım, ben,  
Camgırçı'ya giden yolu,  
bana göster, Bakay!"  
O zaman Bakay dedi ki:  
"Kara bir Nogoy Camgırçı'nın, yavrum,  
anın bir colun körsötpöym, balam! yolunu sana göstermen, yavrum!  
Manas ile Camgırçı, yavrum,  
iki düşman soyundan, yavrum,  
bu Kara Nogay Camgırçı,  
keçiden kalan bu oğlağı,  
karnında taşıdığını bu masumu,  
onu öldürüp yok etmez mi?  
Seni nikahla almaz mı?  
Bundan nasıl kurtulursun?  
Camgırçı'nın yolunu göstermen!  
Kendi baban Kara Han var,  
sen Kara Han'a gitsene!  
sana Kara Han'in yolunu göstereyim!"  
Bakay bunları deyip  
Kara Han'in yolunu gösterdikten sonra  
han çocuğu Kanıkey,  
günler günü yol yürüdü,  
geceler gecesi yol yürüdü,  
böylece günler geçti,

- алда канча түн болду,  
кылып берген азыкты
- 420** кан баласы Каныкей  
энесине жалмап берет дейт,  
балана чайнап берет дейт.  
Азыгы бир түгөнүп кетти дейт,  
жүрүп келген кемпирдин
- 425** курсаги ачып кетти дейт,  
кесү бозоруп кетти дейт.  
Анда айтты бу кемпир:  
'Айналайн Каныкей, ботом,  
кес бозоруп кетипти, ботом-
- 430** эми арга не болот, ботом,  
эми амал не болот, ботом?  
Атекеңнин ак-шагыл, ботом,  
көрүнөбү бу жерден, ботом?'  
Анда айттың Каныкей:
- 435** 'Сен бир нече күндөр чыдасаң, эне,  
ошу жерден ашыксаң, эне,  
алты бир күнү жетербис, эне,  
ашыкпасак, мазарым, эне  
жети бир күнү жетербис, эне.'
- 440** Кан баласы Каныкей  
энесине жалмап берди дейт,  
балага чайнап берди дейт.  
Эми бир жүрүп берди дейт.  
Эки күн эрүү болду дейт-
- 445** Каныкей туруп ыйлады:  
'Айналайн мазарым, эне,  
анда бир турган Ак-тумшук, эне!  
Бурун менин атекем  
Кара-кандын төрүндө
- 450** анда менин кыс чакта  
бойоо каскан жер эле!  
Ошу жердин алмалары  
мала кашка инектей,  
ошунун ерүктөрү
- 455** кунан койдун жүрөктөй!-  
Ошу бир жерге барсакпы?  
Анда айтты байбиچе:  
'Айналайн Каныкей, ботом,  
менден бир несин сурасын, ботом,
- 460** мынын жолын сен билсең, ботом,  
баштап бир алып бар, ботом!'  
Ошу бир жерге барды дейт,  
барып бир конуп калды дейт,  
алмаларын алды дейт,
- 465** ерүктөрүн жеди дейт,  
мыктарап тоюп болду дейт.  
Куржунуна салды дейт,  
эми жүрүп берди дейт.  
Эми жүрүп бергенде,
- 470** атасынын Ак-шагыл  
аа жетип барды дейт.
- alda kança tün boldu,  
kilip bérgen azıktı  
kan balası Kanıkéy  
énesine calmap bérét déyt,  
balaña çaynap bérét déyt.  
Aziğı bir tüğönüp kétte déyt,  
cürüp kélgen kémpirdin  
kursağı açıp kétte déyt,  
kökü bozorup kétte déyt.  
Anda aytti bu kémpir:  
'Aynalayn Kanıkéy, botom,  
köş bozorup két�탥ti, botom-  
émi arga né bolot, botom,  
émi amal né bolot, botom?  
Atekeñnin ak-şagıl, botom,  
körünöbü bu cérdən, botom?'  
Anda ayttiń Kanıkéy:  
'Sén bir neçe kündör çidasaań, éne,  
oшу cérdən aşksak, éne,  
altı bir künü céterbis, éne,  
aşikpasak, mazarım, éne  
céti bir künü céterbis, éne.'  
Kan balası Kanıkéy  
énesine calmap bérdi déyt,  
balaga çaynap bérdi déyt.  
Émi bir cürüp bérdi déyt.  
Éki kün érűü boldu déyt-  
Kanikéy turup ыйлады:  
'Aynalayn mazarım, éne,  
anda bir turğan Ak-tumşuk, éne!  
Burun ménin atekem  
Kara-kandın töründö  
anda ménin kis çakta  
boyoo kaskan cér éle!  
Oшу cérdin almaları  
mala kaška inektey,  
oşunun örükträ  
kunan koydun cürüktöy!-  
Oшу bir cérgé barsakpi?'  
Anda aytti baybiçe:  
'Aynalayn Kanıkéy, botom,  
ménden bir nésin suraysın, botom,  
minin colin sén bilseń, botom,  
baştap bir alıp bar, botom!'  
Oшу bir cérgé bardı déyt,  
barıp bir konup kaldı déyt,  
almaların aldı déyt,  
örükträ cedi déyt,  
miktap toyup boldu déyt.  
Kurcununa saldı déyt,  
émi cürüp bérdi déyt.  
Émi cürüp bérgende,  
atasının Ak-şagıl  
aa cétip bardı déyt.
- geceler geçti,  
Bakay'in hazırlayıp verdiği ağı, han çocuğu Kanike, ısırip anasına verdi, çığneyip çocuğuna verdi. Fakat azık tükenip bitti, yürümekten ihtiyarın karnı pek açıkçı, gözlerinin önyü pek kararmıştı, ihtiyar kadın dedi ki; "Ah sevgili Kanike, yavrum, gözüm kararıyor yavrum, nasıl kurtulacağız biz, nasıl bir çare bulalım? Babanın sarayı, yavrum, buradan görünüyor mu, yavrum?" Kanike de dedi ki: "Bir kaç gün daha sabret, anne, acele edersen, anne, altı günde varırız, anne, acele etmezsek, anne, yedi günde varırız, anne." Han çocuğu Kanike, annesine ağı ısırip verdi, çocuğa da çığneyip verdi. Sonra yine yürümeye koymuldu. İki gün bitip tükettiler, Kanike ağladı: "Ah sevgili anacığım, şurada Ak-tumşuk duruyor, anne, ben vaktiyle babam Kara Han'ın baş köşesinde iken kız olduğum çağlarda ben, (kök) boyaya kazdığımız bu ilde, bu yerin elmaları inek memesi gibi idi, bu güzel yerin erikleri kuzu yüreği gibi idi! Oraya gitsek mi?" Baybiçe de dedi ki: "Sevgili Kanike, yavrum, bana ne soruyorsun, yavrum, bu yolu biliyorsan, yavrum, düş önume görür beni, yavrum!" O yere vardılar, orada bir gece kaldılar, elmalardan aldılar, eriklerinden yediler, adamaklı doydular Hurçları doldurdular, sonra yine yürüdüler. Şimdi böyle yürü iken atasının Ak-şagıl dağına, nihayet varıp geldiler.

- Ак-шагылдын үстүндө  
Каныкейдин агасы  
Солтон-кул келиптири.
- 475** Качып келген Каныкей  
tosup жаткан экен дейт.  
Солтон-кул агасы  
Каныкейди таныбайт:  
Солтон-кул агасын
- 480** Каныкей кургур таныбайт!  
Каныкейди көргөндү,  
Солтон-кул мыны мыны айтат:  
"Жолоочы болсоң, жол айтам,  
жокчу болсоң,  
мал айтам!"-
- 485** кайдан бир чыгып келесин?"  
Анда айттың Каныкей:  
'Мен жолоочы, жолоочы, аке,  
жолдо жүрүп келемин, аке,  
жолду бир сурап келемин, аке!'
- 490** Солтон-кул агасы айтты:  
'Бу Таластай жер деген,  
келекөдө көркк'өскөн,  
көөнү-минен эрг'өксөн,  
бешикте жатып белсенген,
- 495** бек уулундай тенселген,  
туубай жатып туйланган,  
тууганынан эрбайген-  
Жакып-байдын баласы  
"Жаш Манас" деген бар эди:
- 500** аманб'эken барб'эken?  
Андей неме билдинби?"  
Анын бир кебин укканды,  
Каныкей агасын таныйт,  
Кынкей эми айтат дейт:
- 505** 'Э агам-ай, Солтон-кул,  
мени таныбайсынбы?
- 510** Кара-кандын баласы  
"Каныкей" деген бенб'эken,  
Солтон-кул сен б'эken?
- 515** Кабылан тууган Эр Манас  
бу ааламдан өткөн соң,  
жерге салып көмгөн соң,  
Абеке, Көбөш арам кул  
чаныгарагым чаккандыр,
- 520** чагып отко жаккандыр,  
керегемди кескендир,  
кесип отко жаккандыр!  
"Өс кордуктан жат кордук,  
Өзүбектен Сарт кордук!"-
- 525** Таластын башын ёрт алган,  
бу аягын сел алган!-  
Эчкiden kalган ulakty,  
kursaktan kalgan chunakty,  
nayzadan kalgan желекти,
- Ak-şagıldıñ üstündö  
Kanikéydiñ ağısı  
Solton-kul kéliptir.
- Kaçip kélgen Kanikéy  
tosup catkan éken déyt.  
Solton-kul ağısı  
Kanikéydi tanıbayt:  
Solton-kul aágasın
- Kanikéy kurğur tanıbayt!  
Kanikéydi körgöndü,  
Solton-kul mını mını aytat:  
"Colooçı bolsoñ, col aytam,  
cokcu bolsoñ,  
mal aytam!"-
- kaydan bir çığıp kèlesin?"  
Anda aytuit Kanikéy:  
'Mén colooçı, colooçı, ake,  
coldo cürüp kélemin, ake,  
coldu bir surap kélemin, ake!'
- Solton-kul ağısı aytta:  
'Bu Talastay cér dégen,  
kölöködö körkk'ösökön,  
köönü-minen érg'öksön,  
bésikte catip bélsengen,  
bék uulunday téñiselgen,  
tuubay catip tuylanğan,  
tuuganınan érbeygen-  
Cakıp-baydin balası  
"Caş Manas" dégen bar édi:  
amanb'éken barb'éken?
- Anday néme bildiñbi?"  
Anın bir kébin ukkanda,  
Kanikéy aágasın tanıyt,  
Kinkéy émi aytat déyt:  
'É ağam-ay, Solton-kul,  
ménî tanıbaysınbi?
- Kara-kandın balası  
"Kanikéy" dégen bénb'éken,  
Solton-kul sén b'éken?
- Kabılan tuuğan Er Manas  
bu aalamdan ötkön soñ,  
cérgé salıp kömgön soñ,  
Abéké, Köböş aram kul  
çanıgaragım çakkandır,  
çağıp otko cakkandır,  
kéregemdi késkendir,  
késip otko cakkandır!
- "Ös korduktan cat korduk,  
Özübekten Sart korduk!"-
- Talastin başın ört alğan,  
bu ayağın sél alğan!-  
Éçkiden kalgan ulakty,  
kursaktan kalgan chunakty,  
nayzadan kalgan célekti,
- Ak-şagıl'ın tepeسىnde,  
Kanikeý'in ağabeyi,  
Solton-kul gelmekte idi,  
kaçip gelen Kanikeý,  
gelen atlıyı bekledi.  
Solton-kul ağabeyi  
tanımadı Kanikeý'i.  
Solton ağabeyini  
tanımadı kahrolası Kanikeý!  
Kanikeý'i görünce,  
Solton-kul şöyle dedi:  
"Yolcu isen yol diyeyim,  
hayvan arıyorsan hayvanların  
yerini söyleyeyim!  
nereden geliyorsun?"  
Kanikeý de dedi ki;  
"Ben yolcuyum, yolcu, kardeş,  
yol yürüüp giderim, kardeş,  
yolu soruyorum, kardeş!"  
Solton-kul ağısı dedi ki:  
"Talas diye bir yer vardır,  
gölgesinde yetişmişti,  
gönlünde bir er olmuştu,  
bésikte büyümüşti,  
bey oğlu gibi sallanmıştı,  
daha ana karnında tepinmişti,  
doğunca şöhret bulmuştu,  
Cakıp-bay'in oğlu,  
genç Manas denen biri vardı.  
Yaşıyor mu, iyi midir?  
Ondan bir şey iştittin mi?  
Onun sözünü duyuna,  
ağabeyini tanıdı,  
Kanikeý şimdí dedi ki:  
"Ağabeyim, Solton-kul,  
beni tanımadın mı sen?"  
Kara Han'in çocuğu  
Kanikeý değil miyim ben?  
Sen Solton-kul değil misin?  
Kaplan doğan Er Manas  
bu alemden göçüp gitti,  
o toprağa gömülmüşce,  
Abeké, Köböş, haram kullar,  
ocağımı yıktılar hep,  
çakıp ateşe yaktılar,  
parmaklığımı kırarak,  
kesip ateşe yaktılar.  
Yakının çektireceğine el çektişin,  
Özbek çektireceğine Sart çektişin!  
Talas'ın başını ateş aldı,  
ayağını sel aldı!  
Keçiden kalan bu oglakla,  
karnımda taşıdığım bu masumla,  
kargıdan kalan sancakla,

5

5

56

56

57

57

- 525** Манастан калган белекти  
ала бир качып келемин!"  
Чалкасынан Каныкей  
талып жатып калды дейт.  
Солтон-кулу агасы
- 530** үстүнө баса калды дейт,  
екеө мыктап көрүшүп,  
бир тууганын тапты дейт,  
үйүнө алыш келди дейт.  
Үйүнө алыш келгенде,
- 535** алты канат ак ордо  
Кара-кан қылып берди дейт.  
Каныкейдин баласын  
Каныкейге бербеди,  
Кара-кан алыш бакты дейт.
- 540** Кара-кан алыш бактырып,  
аладан байтал салдырып,  
ашарга журтун жийдырып,  
төбөдөн байтал сойдуруп,  
төгөрөк журтун жийдырып,
- 545** элге бир тойду тартты дейт,  
'Каныкейдин баласына  
атын коюп берсин!' деп.  
Анда жийган ак-сакал  
кара-сакалны карады,
- 550** кара-сакал жигитти карады,  
жигит баланы карады,  
бала жерди теше карады-  
ат коюп бер' албады.  
Алар кеп айттай турганда,
- 555** ак бос аты бар болгон  
аза-таяк колунда  
ак-сакалдуу бир киши  
Кара-кандын астында  
жакындан келип турду дейт.
- 560** Ак-сакалдуу айтты дейт:  
'Бу баланын бир атын  
жилган журтуң билбесе,  
мен атын коюп берейн!  
Сал баланы колума!'
- 565** Баланы алыш келди дейт,  
колуна салып алды дейт,  
анда айтты ак-сакал:  
'Бел айланы бергинче,  
белдей кызыл тал бүссүн!'
- 570** Бир эшиң Кудай жар бүссүн!  
Үй айланы бергинче,  
үйдөй кызыл тал бүссүн!  
Кожо Кыдыр жар бүссүн!  
Эчкiden калган улак, бээм,
- 575** Манастан калган чунак, бээм,  
найзадан калган желек, бээм,  
Манастан калган белек, бээм?  
"Кара кандуу, көк биттү

Manastan kalğan bélékti  
ala bir kaçip kélemin!"  
Çalkasınan Kanıkéy  
talip catip kaldi déyt.  
Solton-kulu ağası  
üstünö basa kaldi déyt,  
ököö miktap körüşüp,  
bir tuuğanın taptı déyt,  
üyünö alıp kéldi déyt.  
Üyünö alıp kélgende,  
altı kanat ak ordo  
Kara-kan kılıp bérdi déyt.  
Kanıkéydin balasın  
Kanıkéye bérbedi,  
Kara-kan alıp baktı déyt.  
Kara-kan alıp baktırıp,  
aladan baytal saldırıp,  
aşarşa curtun ciydirip,  
töbödön baytal soydurup,  
tögörök curtun ciydirip,  
élige bir toydu tarttı déyt,  
'Kanıkéydin balasına  
atın koyup bérsin!' dép.  
Anda ciyğan ak-sakal  
kara-sakalnı karadı,  
kara-sakal cigitti karadı,  
cigit balanı karadı,  
bala cérdi téše karadı-  
at koyup bér'albadı.  
Alar kép aytay turğanda,  
ak bos atı bar bolgon  
aza-tayak kolunda  
ak-sakalduu bir kişi  
Kara-kandın astırında  
cakındap kélip turdu déyt.  
Ak-sakalduu ayttı déyt:  
'Bu balañının bir atın  
cilğan curtuuñ bilbese,  
mén atın koyup béreyn!  
Sal balanı koluma!'  
Balanı alıp kéldi déyt,  
koluna salıp aldı déyt,  
anda ayttı ak-sakal:  
'Bél aylana bérginče,  
béldey kızıl tal büssün!  
Bir eşini Kuday car büssün!  
Üy aylana bérginče,  
üydöy kızıl tal büssün!  
Koco Kıdır car büssün!  
Éçkiden kalğan ulak, beem,  
Manastan kalğan çunak, beem,  
nayzadan kalğan célek, beem,  
Manastan kalğan bélék, beem?  
"Kara kanduu, kök bittü

Manas'tan kalan mirasla  
kaçtım geliyorum ben!"  
Yalpaladı Kaníkey,  
kendinden geçip yığıldı.  
Ağabeyi Solton-kul  
koşup yanına fırladı,  
ikisi kucaklaşıp görüpüler,  
kardeşimi buldum dierek  
Kaníkey'i alıp evine götürdü.  
Alıp evine götürünce,  
altı kapılı bir ak saray  
kurdurdu ona Kara Han,  
Kaníkey'in çocوغunu  
Kaníkey'e vermedi,  
Kara Han alıp baktı ona,  
Kara Han bakmaǵa alınca,  
ala kısraklar kestirdi,  
aşa hep halkı topladı,  
tepede kısraklar kestirdi,  
halkı çepçevre toplattı,  
yurtta bir büyük aş verdi,  
Kaníkey'in çocوغuna,  
bir isim koysunlar diye.  
Oradaki ak sakallılar  
kara sakallıllara baktılar,  
kara sakallılar genç yiğitlere baktılar,  
yiğitler çocuklara baktı,  
çocuklar da yere baktı!  
At bulup koyamadılar.  
Söz bulup konuşamazken,  
ak boz atla geliyordu,  
bir asa dayak elinde,  
ak sakallı bir kişi,  
Kara Han'ın karşısına  
yakın gelip durdu o.  
Ak sakallı şöyle dedi:  
Bu çocوغun adını eğer  
bu kadar halk bilmezse,  
ben adını koyayım!  
Ver çocوغu elime!"  
Çocuğu getirdiler  
eline verdiler,  
o zaman ak sakallı dedi ki:  
"Şu tepenin etrafını  
kızıl söğütler bürüsun!  
Tanrı ona yar olsun!  
Evin etrafı çepeçevre  
ev gibi kızıl söğütlerle çevrilsin!  
Ulu Hızır ona yar olsun!  
Keçidenden kalan oğlak,  
Manas'tan kalan masum  
kargidan kalan sancak,  
Manas'tan kalan miras,  
kara kanlı, mavi bitli,

- Кан Семетей" бу болсун!  
**580** Чоң атасын өлтүрсүн!  
 Чогол чунак бу болсун!  
 Бешикте жатып белсенсин!  
 Беш жашында үй чапсын!  
 Туубай жатып туйласын!
- 585** Туурдан түшпөй талпынысын!  
 Он бешинде оқ ассын!  
 Он беш чыгар-чыкпас  
 орчун калың жүрт күссүн!  
 "Кан Семетей" бу болсун!"
- 590** Ат берген ак-сакал  
 көстөн кайм bold'эле.  
 Кан Семетей өстү дейт,  
 өс бутунда жүрдү дейт.  
 Өс бутунда жүргөндө,
- 595** алтындан ашык атты дейт,  
 күмүштен чүкө калчады-  
 Кара-кандын баласы  
 Кан Семетей болуп жүрдү.  
 Кара-кандай атасы
- 600** ширкин, бек чакырды той қылып.  
 Чоң, кичи жыргап ойноду:  
 Семетей-минен балалар  
 ашык аттып ойноду  
 Кара-кан той қылып ичкенде,
- 605** эсинен чыкты Семетей.  
 Тою барын таратарда,  
 Семетейди истеди-  
 Семетей ыйлап турду дейт:  
 'Э атам-ай Кара-кан,
- 610** мени жаман не көрдүн?  
 Ашык атып ойнодум-  
 жөйү барсам, жарабайт,  
 мени атка мингиссең!'  
 Анда айттың Кара-кан:
- 615** 'Э Семетей жалгысым,  
 неге ыйлап турасын?  
 Сени атка мингисең!  
 Атка минип жүргүссең!'  
 Алтын каштуу жес айрмач
- 620** Кара-кан алыш келтириди,  
 жорго кулан токутту,  
 Семетейди мингисти.  
 Чөчөктөй көстүү Сары-таз  
 Семетейге кошту дейт,
- 625** чөчөктөй көстүү Сары-таз  
 баланы жетелеп алды.  
 Семетей туруп айтты дейт:  
 'Чөчөктөй көстүү Сары-таз, чиркин,  
 чылбырымды койо бер, чиркин!'
- 630** Менин атам ол болсо, чиркин,  
 өзү-минен албаспы, чиркин?  
 Кара-кан атам болгон жок, чиркин!"

Kan Sémétény" bu bolsun!  
 Çoñ atasın öltürsün!  
 Çoğol çunak bu bolsun!  
 Bésikte catip bélsensin!  
 Béş caşında üy çapsın!  
 Tuubay catip tuylasın!  
 Tuurdan tüşpöy talpinsın!  
 On béşinde ok assın!  
 On bés çigar-çıkpas  
 orçun kaliň curt küssün!  
 "Kan Sémétény" bu bolsun!"

At bergen ak-sakal  
 köstön kaym bold'ele.  
 Kan Sémétény östü déyt,  
 ös butunda cürdü déyt.  
 Ös butunda cürgöndö,  
 altından aşık attı déyt,  
 kümüştön çükök kalçadı-  
 Kara-kandın balası  
 Kan Sémétény bolup cürdü.  
 Kara-kanday atası  
 şırkin, bék çakırdı toy kılıp.  
 Çoñ, kiçi cirğap oynodu:  
 Sémétény-minen balalar  
 aşık atıp oynodu  
 Kara-kan toy kılıp içkende,  
 ésinen çıktı Sémétény.  
 Toyu barın taratarda,  
 Séméténydi istedi-  
 Sémétény ыйлап turdu déyt:  
 'É atam-ay Kara-kan,  
 méni caman né kördün?'  
 Aşık atıp oynodum-  
 cöyü barsam, carabayt,  
 méni atka mingisseñ!'  
 Anda ayttań Kara-kan:  
 'É Sémétény calğısim,  
 nége ыйлап turasın?  
 Séni atka mingiseyn!  
 Atka minip cürgüsöyn!'  
 Altın kaştuu cés ayrmacha  
 Kara-kan alıp kétirdi,  
 corço kulan tokuttu,  
 Séméténydi mingisti.  
 Çöçöktöy köstüü Sarı-taz  
 Sémétényge koştu déyt,  
 çöçöktöy köstüü Sarı-taz  
 balanı cételep aldı.  
 Sémétény turup ayttań déyt:  
 'Çöçöktöy köstüü Sarı-taz, cirkin,  
 çılbirimdi koyo bér, cirkin!  
 Ménin atam ol bolso, cirkin,  
 özü-minen albaspi, cirkin?'

Semetey Han olsun bu!  
 Büyük atasını öldürsün!  
 Pek korkunç bir er olsun!  
 Salıncakta sallanırken donansın!  
 Beş yaşında ev yıksın!  
 Doğmadan etrafiyla boğuşun!  
 Tünekten düşmeden kanat çırpsın!  
 On beş yaşında ok atsın!  
 On beşi biter bitmez  
 halkı çok bir yurdu olsun!  
 Han Semetey olsun bu!  
 Ad veren bu ak sakal,  
 birden gözden kayboluverdi.  
 Han Semetey büyütordu,  
 derken yürümeyi öğrendi,  
 yürümeyi öğrenince  
 altından aşık attı,  
 gümüşten zarı attı.  
 Kara Han'ın çocuğu yerinde  
 yaşıyordu Han Semetey.  
 Babası Kara Han  
 zengin fakir demeden aşa çağırıldı herkesi.  
 Büyük küçük eğlenip oynadı:  
 Semetey ile çocukların  
 aşık atıp oynadı,  
 Kara Han içip eğlenirken,  
 Semetey'i unutmuştu.  
 Misafirler dağılırken,  
 Semetey'i çağırıldı.  
 Semetey ağlayıp dedi ki:  
 "Ah atam, Kara Han'ım,  
 beni niçin sevmiyorsun?  
 Aşık atıp oynadım ben,  
 eve yayan varmak yaraşmaz şimdidi.  
 Sen beni ata bindirsen!"  
 O zaman Kara Han dedin ki:  
 "Biriciğim, Semetey,  
 neden ağılıyorsun?  
 Seni ata bindireyim,  
 ata bindirip yürüteyim!"  
 Altın kakma bakır eyeri,  
 Kara Han getirtti,  
 yürük ata vurdurdu,  
 Semetey'i bindirdi,  
 çanak gözlü Sarı-taz'  
 ona yoldaş verdi,  
 çanak gözlü Sarı-taz,  
 çocuğu yederek götürdü.  
 Semetey dedi ki:  
 "Çanak gözlü Sarı-taz, cirkin yaratık,  
 atın yularını bırak, ey cirkin!  
 O benim babam olsayıdı, ey cirkin,  
 beni kendisi götürmez miydi, ey cirkin?"

Kara-kan atam bolgon cok, cirkin!" Kara Han babam değil, ey cirkin!"

- herkesi.  
mk.  
kin,  
y çirkin?  
..
- Булкуп алды чылбырды,  
жулкуп алды тискинди,  
**635** өкүргөндөн бакырды,  
өрүктүн башын жапырды!  
Сары-таз эм карабай  
үйүн көстөп барды дейт.  
Чөчөктөй көстүү Сары-таз
- 640** Кара-канга барды дейт,  
барып келип айтты дейт:  
'Э каным-ай Кара-кан,  
балаң-минен куруп кал!  
Булкуп алды чылбырды,
- 645** силkip алды тискинди!  
Кетип калды ол балаң,  
өкүргөндөн бакырды,  
өрүктүн башын жапырды,  
үйүнө кайтты бу балаң!'
- 650** Кара-кан коркуп калды дейт,  
Кара-кан атка миңди дейт,  
барып үйүнө келди дейт.  
Жүрүп кеткен баланы  
кармаса-да болбоду,
- 655** Кара-каныш байбиче  
кармаса-да болбоду,  
кас мойндуу Каным-жан,  
куу мойндуу Кубул-жан  
кармаса-да болбоду,
- 660** тай акеси Солтон-кул  
кармаса-да болбоду!  
Кан баласы Каныкей  
анда келип кармады!  
Кармаганда Каныкей,
- 665** Семетей чунак мыны айтат:  
'Кан баласы Каныкей, долу,  
кайкалабай кийн тур, долу!  
Мен элимди сагындым, долу  
мен журтумду сагындым, долу!'
- 670** Менин чоң атекем  
Жакып-бай, долу,  
өс атекем Манас-кан, долу,  
Абеке, Көбөш эк'агам, долу!  
Мен элиме барамын, долу!  
Атекемнин Ак-тулпар, долу,
- 675** алып бир минемин, долу:  
атекемнин Ак-олпок, долу,  
алып берип бир кийем, долу!  
Мен элиме барамын, долу,  
мен журтума барамын, долу!'
- 680** Анда айттың Каныкей:  
'Айналайн Семетей, ботом,  
боортко жүнүң боорыңда, ботом,  
чырымтал жүнүң сыртыңда, ботом-  
кантип сен баарсын, ботом?'
- 685** Кан баласы Каныкей

Bulkup aldı čilbirdi,  
culcup aldı tiskindi,  
ökürgöndön bakirdi,  
örüktün başın capirdı!  
Sarı-taz ém karabay  
üyün köstöp bardı déyt.  
Çöçöktöy köstüü Sarı-taz  
Kara-kanşa bardi déyt,  
barıp kélép ayttı déyt:  
'É kanım-ay Kara-kan,  
balañ-minen kurup kal!  
Bulkup aldı čilbirdi,  
silkip aldı tiskindi!  
Kétip kaldi ol balañ,  
ökürgöndön bakirdi,  
örüktün başın capirdı,  
üyünö kayttı bu balañ!'  
Kara-kan korkup kaldi déyt,  
Kara-kan atka mindi déyt,  
barıp üyünö kéldi déyt.  
Cürüp kétken balanı  
karmasa-da bolbodu,  
Kara-kanış baybiçe  
karmasa-da bolbodu,  
kas moynduu Kanım-can,  
kuu moynduu Kubul-can  
karmasa-da bolbodu,  
tay akesi Solton-kul  
karmasa-da bolbodu!  
Kan balası Kanıkéy  
anda kélép karmadı!  
Karmağanda Kanıkéy,  
Sémétéy çunakミニ aytat:  
'Kan balası Kanıkéy, dolu,  
kaykalabay kiyin tur, dolu!  
Mén élimdi sağındım, dolu  
mén curtumlu sağındım, dolu!  
Ménin çoñ atekem  
Cakıp-bay, dolu,  
ös atekem Manas-kan, dolu,  
Abéké, Köböş ek'ağam, dolu!  
Mén élime baramın, dolu!  
Atekeminin Ak-tulpar, dolu,  
alıp bir minemin, dolu:  
atekeminin Ak-olpok, dolu,  
alıp bérüp bir kiyem, dolu!  
Mén élime baramın, dolu,  
mén curtuma baramın, dolu!'  
Anda ayttiń Kanıkéy:  
'Aynalayn Sémétéy, botom,  
boortko cünüñ boorıñda, botom,  
çırımtal cünüñ sırtında, botom-  
kantip sén bararsın, botom?'  
Kan balası Kanıkéy

Çekip aldı yuları,  
elinden dizgini çekti,  
şamata edip bağırdı,  
erığın başını salladı!  
Sarı-taz'a aldırmadan,  
sürüp atı eve gitti.  
Çanak gözülü Sarı-taz da  
Kara Han'ın yanına vardi,  
yanına varınca dedi ki:  
"Er hanım, ey Kara Han,  
çocuğunla kuruyup kal,  
çekip aldı yuları,  
silkip çekti dizgini,  
çıkp gitte çocuğun,  
şamata edip bağırdı,  
erik ağacının başını salladı,  
eve gitti çocuğun!"  
Kara Han korkup kaldı,  
Kara Han atına bindi,  
ati sürüp evine gitti.  
Çekip giden oğlunu,  
aradı bulamadı.  
Kara-kanış baybiçe de  
aradı bulamadı.  
Kaz boyunlu Kanım-can,  
kuğu boyunlu Kubul-can  
arayıp bulamadılar.  
Çocuğun dayısı Solton-kul da  
arayıp bulamadı!  
Han çocuğu Kanıkéy,  
sonra gelip buldu onu!  
Kanıkéy onu bulunca,  
Semetey oğlan şunu dedi:  
"Han kızı Kanıkéy, kadın,  
beni tutma dur, kadın!  
Kavmimi göresim geldi, kadın,  
yurdumu göresim geldi, kadın!  
Benim büyük babam,  
Cakıp-bay, kadın,  
öz babam Manas Han'dan, kadın,  
Abeke, Köböş ağabeylerim, kadın!  
İlime gideceğim, kadın!  
Babamın atı Ak-tulpar'ı, kadın,  
alıp bir bineceğim, kadın,  
babamın ak zırhını, kadın,  
alıp bir giyeceğim, kadın,  
ben ilime varayım, kadın,  
ben yurduma varayım, kadın!"  
Kanıkéy dedi ki :  
"Canım Semetey, yavrum,  
gögsünde daha kundak bezi, yavrum  
arkanda daha alt bezi yavrum,  
sen nasıl gidersin yavrum?"  
Han çocuğu Kanıkéy,

- Кара-канга барды дейт,  
босоголуу бос ўйгө  
бойлоп бир кирип барды дейт.  
Атасы Кара-канга айтты дейт:
- 690** 'Эчкiden kalghan bu ulak,  
kursaktan kalghan bu чунак,  
кара кандуу, көк биттү  
Кан Семетей жалгысым  
элин билип калыптыр,
- 695** журтун билип калыптыр!  
Ак-тулпарың сураймын,  
Ак-олпок тонуң сураймын!  
"Мен элиме барам!" дейт,  
"Мен журтума барам!" дейт!
- 700** Кара-кан атасы  
Ак-тулпарын берди дейт,  
Ак-олпок тонун берди дейт,  
Кан баласы Каныкей  
алып келип берди дейт.
- 705** Семетей тамак ишти дейт,  
ошу түндү конду дейт,  
эртесинде жүрдү дейт.  
Күнчүкүлтөн түшчүлүк  
жетелеп келди Каныкей.
- 710** Кан баласы Каныкей  
Семетейге айтты дейт:  
'Бу Таластын ичинде  
Сулпукордын башында  
тө кайтарып жаттычи
- 715** Байдын уулу Bakay bar,  
ол Bakayga salam de!  
Алтындан oos кетечик,  
кетечик белек Bakayga!  
Э балам-ай Семетей,
- 720** Bakайдын айтканынан чыкпагын,  
Bakайдын тили-минен боло көр!  
Каныкей ўйгө кайтты дейт,  
Семетей жүрүп кетти дейт,  
түнүн түндөй жүрдү дейт,
- 725** күнүн күндөй жүрдү дейт.  
Жүрүп барып жаттыла,  
Таластын башын Уч-кошой  
энкейип кирип барды дейт,  
бу Таластын ичинде
- 730** Сулпукордун башында  
Байдын уулу Bakay-kan  
тө кайтарып жүрүптүр.  
Бу Bakайды көргөндө,  
Семетей туруп айтты дейт:
- 735** 'Асалоодан салоомалык,  
Ак-сакал, аке!'  
'Элике салам, бос уул, балам!  
Кайдан бир чыгып келесин, балам?'  
'Бу суудан башындан, аке,

Kara-kanşa bardı déyt,  
bosoğoluu bos üyögö  
boylıp bir kirip bardı déyt.  
Atası Kara-kanşa aytti déyt:  
'Éçkiden kalghan bu ulak,  
kursaktan kalghan bu çunak,  
kara kanduu, kök bitti  
Kan Sémétéy calğısim  
élin bilip kalıptır,  
curtun bilip kalıptır!  
Ak-tulparıň suraymin,  
Ak-olpok tonuň suraymin!  
"Mén élime baram!" déyt,  
"Mén curtuma baram!" déyt!  
Kara-kan atası  
Ak-tulparın bérdi déyt,  
Ak-olpok tonun bérdi déyt,  
Kan balası Kanıkéy  
alıp kélip bérdi déyt.  
Sémétéy tamak iştı déyt,  
oşu tündü kondu déyt,  
értesinde cürdü déyt.  
Künçkültön tüşçülük  
cétélep kéldi Kanıkéy.  
Kan balası Kanıkéy  
Sémétéye aytti déyt:  
'Bu Talastın içinde  
Sulpukordın başında  
tö kaytarıp catıcı  
Baydın uulu Bakay bar,  
ol Bakayga salam dé!  
Altından oos kéteçik,  
kéteçik bélék Bakayga!  
É balam-ay Sémétéy,  
Bakaydin aytkaninan çıkpagın,  
Bakaydin tili-minen bolo kör!'  
Kanıkéy üygö kaytti déyt,  
Sémétéy cürüp kétti déyt,  
tünün tündöy cürdü déyt,  
künün kündöy cürdü déyt.  
Cürüp barıp cattıla,  
Talaståın başın Üç-koşoy  
éñkeyip kirip bardı déyt,  
bu Talaståını içinde  
Sulpukordun başında  
Baydın uulu Bakay-kan  
tö kaytarıp cürüptür.  
Bu Bakaydı körgöndö,  
Sémétéy turup aytti déyt:  
'Asalooodan saloomalik,  
Ak-sakal, ake!'  
'Elike salam, bos uul, balam!  
Kaydan bir çıgıp kélesin, balam?'  
'Bu suudan başyndan, ake,

Kara Han'ın yanına gitti,  
eşikli boz eve  
daldı girdi içeriye.  
Kara Han'a dedi ki:  
"Keçiden kalan bu oğlak,  
karnımda taşıdığım bu masum,  
kara kanlı, mavi bitli,  
bir tek oğlum Han Semetey,  
ilini öğrenmiş bile,  
yurdunu öğrenmiş bile!  
Atın Ak-tulpar'ını istiyorum,  
ak zirhını istiyorum!  
İlime varayım ben, diyor,  
yurduma varayım ben, diyor!"  
Kara Han babası da,  
Atı Ak-tulparı verdi,  
ak zirhını da verdi.  
Han çocuğu Kanıkey de  
alıp getirdi.  
Semetey yemek yedi,  
geceyi orada geçirdi,  
ertesi gün çıkıştı.  
Yarım günlük bir yolu,  
beraber gitti Kanıkey.  
Han çocuğu Kanıkey  
Semetey'e dedi ki:  
"Talas suyunun boyunda,  
Sulpukor dağının başında,  
deve sürüp durmakta,  
Bay'in oğlu Bakay var,  
o Bakay'a selam söyle!  
Altın işlemeli bu örtüyü  
Bakay'a gönderiyorum!  
Ey çocuğu Semetey,  
Bakay'in sözünden çıkmı sen,  
Bakay'in dediğini yap sen!"  
Kanıkey eve döndü,  
Semetey de yoluna gitti,  
günler günü yol aldı,  
geceler gecesi yol aldı,  
hiç durmadan atını sürdürdü,  
Talaslarındaki Üç-koşoy'a,  
varıp eğildi, girdi,  
Talas suyunun boyunda,  
Sulpukor dağının başında,  
Bay'in oğlu Bakay Han,  
deve sürüp duruyordu.  
Bakay'ı görünce,  
Semetey dedi ki:  
"Selamunaleyküm,  
ak sakal, baba!"  
"Aleykümselam, genç çocuk, yavrum!  
Nereden geliyorsun?"  
"Bu suyun başyndan, baba,

- Кара-кандын элинден, аке,  
ошундан чыгып келемин, аке!"  
‘Ол Kara-kandan sen чыксаң, балам,  
Кара-кандын кыс эле, балам,  
"Каныкей" деген бар эле, балам,  
андай бир неме билдинбі, балам?’
- 740 Семетей туруп айтат дейт:  
‘Андай бир неме билбедим.  
Кан баласы Каныкей,  
"Каныкей" деген долунус  
алтындан оос кетечик,
- 745 750 кетечик берген белекти  
Манастын уулу Семетей  
Бакайга алып келгемин!”  
Байдын уулу Bakay-kan  
кучактап ооп жыгылды:
- 755 ‘Айналайн, Семетей, ботом,  
төө энеси чаар инген, ботом,  
Кудайымнын жолунда, ботом!’  
алып келип муустайн, ботом!’  
Төө энеси чаар инген
- 760 765 770 алып кeldi bu Bakay,  
Кудайынын жолунда  
алып келип муустады.  
Андан айттың Bakay-kan:  
'Манастын уулу Семетей, ботом,  
Абеке, Көбөш арамга, ботом,  
мен жүрүп кетемин, ботом!  
Ошу жерге туратыр, ботом,  
мен барайн бир жалгыс, ботом!’  
Манастын уулу Семетей
- 775 780 785 790 ошу жерде калды дейт,  
Байдын уулу bu Bakay  
мындан салып барды дейт,  
Жакып-байга келди дейт:  
'А сүйүнчү, сүйүнчү, Жакып!  
Кеткеним келиптири, Жакып,  
кемтигим толуп калыптыр, Жакып!  
Бу Манастын баласы, Жакып,  
кайтып келди үйүнө, Жакып!  
А сүйүнчү, сүйүнчү, Жакып!  
Кан Семетей келиптири, Жакып!  
Жакып-бай туруп сурады:  
'Кайда турат жаш бала?  
Алып келгин баланы!'  
Байдын уулу bu Bakay  
эшикке чыга калды дейт,  
тыңшап тура калды дейт.  
Үйдүн ичинде Жакып,  
Абеке, Көбөш үчөө  
кебин айтып сүүлөштү.
- 740 Kara Han'in ilinden, baba,  
çıkıtmış贵妃, baba!"  
‘Ol Kara-kandan sén çıksañ, balam, "Kara Han'dan geliyorsan,  
Kara Han'in bir kızı var, yavrum,  
adı Kanıkey, yavrum,  
ondan ne haber var, yavrum?"  
Semetey dedi ki:  
"Ondan bir haber yok.  
Han çocuğu Kanıkey,  
Kanıkey kadın,  
altın işlemeli bir örtüyü  
sana hediye gönderdi,  
Manas'in oğlu Semetey'i  
Bakay'a alıp getirdim!"  
Bay'in oğlu Bakay Han  
attan inip onu kucakladı:  
"Sevgili Semetey, yavrum,  
deve anası bir kısrak, yavrum,  
Tanrı'ya kurban, yavrum,  
getirip boğazlayayım, yavrum!"  
Deve anası bir kısağı  
aldi getirdi Bakay,  
Tanrı'ya kurban  
getirip boğazladı onu.  
Sonra Bakay Han dedi ki:  
"Manas'in oğlu Semetey, yavrum,  
Abeke, Köböş, haram kullara, yavrum  
ben bir gideyim, yavrum!  
Sen burada dur, yavrum,  
ben bir yalnız gideyim, yavrum!"  
Manas'in oğlu Semetey  
orada durdu,  
Bay'in oğlu Bakay da  
oradan ayrıldı.  
Cakıp-bay'ın evine geldi:  
"Müjde, müjde, Cakıp,  
giden geliyor, Cakıp,  
boşalan doluyor, Cakıp,  
Manas'in çocuğu, Cakıp,  
eve geri geliyor, Cakıp!  
Ah, sevin, sevin, Cakıp!  
Han Semetey geliyor, Cakıp!"  
Cakıp-bay sordu:  
"Söyle, bu genç çocuk nerede?  
Alıp getir çocuğu!"  
Bay'in oğlu Bakay da  
kapıdan dışarı çıktı,  
etrafi dinlemeye koyuldu.  
Evin içinde Cakıp,  
Abeke, Köböş, üçü  
görüşüp konuştular.  
Cakıp-bay oğullarına dedi ki:  
"Beyaz deri torbadı zehir var,  
onu getirin bana.

- чыны чөчек түбүнө  
аа сийпай коюңар,  
**795** бу Манастын баласын  
Семетейди өлтүрүп,  
жаккан отун өчүрүп!  
Эшикте турган бу Бакай  
ошу кепти укту дейт,  
**800** угуп жүрө берди дейт,  
Семетейге барды дейт:  
'Айналайн Семетей, ботом,  
Жакып-байга сен барсаң, ботом,  
аракы түпту ичпегин, ботом!  
**805** Чыны чөчек түбүнө, ботом,  
Жакып-бай чоң атаң, ботом,  
уу сийпамак бир болду, ботом,  
сен' өлтүрмөк бир болду, ботом!  
Семетей атка минди,  
**810** Жакыпка жүре берди.  
Жакып-байдын үйүнө  
жетип келип кирди дейт:  
'Асалоо мағалийкым,  
Жакып-бай, ата!'  
'Ээлииким салам, Семетей, ботом!'  
**815** Чоң атасы Жакып-бай  
кара күчке бышаш-бышаш ыйлады,  
ыйлап-ыйлап турганда,  
баш чынына арак куйду, дейт,  
Семетейге сунду дейт.  
**820** Манастын уулу Семетей,  
бу колунан алды дейт,  
Жакып-байга сунду дейт.  
Жакып-бай алып ичпеди.  
Анда айттың Семетей:  
**825** 'Сен ичпеген аракты, Жакып,  
мен ичеминби, Жакып?  
Бу аракты ичпеймин, Жакып,  
итке куюп беремин, Жакып!'  
Ошу сунган аракты  
**830** итке куя берди дейт-  
көсү күйрук көк дөбөт  
эшикten кирип келди дейт,  
аракты жыттап алды дейт,  
төрт аягын асманга  
**835** тырайып өлүп калды дейт!  
Андан турду Семетей,  
алтын тактанын үстүндө  
олтурган Жакып-байды  
төшкө келип төпти дейт-  
**840** чоң атасы Жакып-бай  
чалкасынан кетти дейт!  
Анда айтты Семетей:  
'Жүр, Бакай, аке', деди дейт,  
'Абекеге жүрөлү!'  
**845** Анда айтты бу Бакай:

çını çöçök tübüñö  
aa siypay koyuñar,  
bu Manastın balasın  
Sémétéydi öltürüp,  
cakkan otun öçürüp!  
Éşikte turğan bu Bakay  
oşa képti uktu déyt,  
ugup cürö bérdi déyt,  
Sémétéyge bardı déyt:  
'Aynalayn Sémétéy, botom,  
Cakıp-bayğa sén barsañ, botom,  
arakı tüptü içpegin, botom!  
Çını çöçök tübüñö, botom,  
Cakıp-bay çoñ atañ, botom,  
uu siypamak bir boldu, botom,  
sén'olturmök bir boldu, botom!  
Sémétéy atka mindi,  
Cakıpka cürö bérdi.  
Cakıp-baydın üyünö  
cétip kéliп kirdi déyt:  
'Asaloo maǵaliykim,  
Cakıp-bay, ata!'  
'Eeliikim salam, Sémétéy botom!' "Aleykümselam, Semetey, yavrum."  
Çoñ atası Cakıp-bay  
kara kükkö bısañ-bısañ ıyladı,  
ıylap-ıylap turğanda,  
baş çinına arak kuydu, déyt,  
Sémétéyge sundu déyt.  
Manastın uulu Sémétéy,  
bu kolunan aldi déyt,  
Cakıp-bayğa sundu déyt.  
Cakıp-bay alıp içpedi.  
Anda ayttıri Sémétéy:  
'Sén içpegen araktı, Cakıp,  
mén içeminbi, Cakıp?  
Bu araktı içpeymen, Cakıp,  
itke kuyup béremen, Cakıp!'  
Oşa sunğan araktı  
itke kuya bérdi déyt-  
köşü kuyruk kök döböt  
éshikten kirip kéldi déyt,  
araktı cittap aldı déyt,  
tört ayağın asmaňga  
tirayıp ölüp kaldı déyt!  
Andan turdu Sémétéy,  
altın taktanın üstündö  
olturğan Cakıp-baydı  
töşkö kéliп tépti déyt-  
çoñ atası Cakıp-bay  
çalkasınan kétti déyt!  
Anda ayttı Sémétéy:  
'Cür, Bakay, ake', dédi déyt,  
'Abékége cürölli!'  
Anda ayttı bu Bakay:

Çini çanağıñ dibinde  
onu iyice ezin,  
Manas'ın bu çocuğunu  
Semetey'i öldürelim,  
yanan ateşi söndürelim!"  
Kapıda duran Bakay  
bu sözleri işitti,  
bu sözleri işitince,  
Semetey'e gidip:  
"Sevgili Semetey, yavrum,  
Cakıp'a gidersen, yavrum,  
sakin raki içme, yavrum,  
çini çömleğin dibine, yavrum,  
Cakıp-bay büyük baban, yavrum,  
zehir ezip sürdür, yavrum,  
seni öldürmek istiyor, yavrum!"  
Semetey atına bindi,  
Cakıp'a gitti,  
Cakıp-bay'ın evine  
gelip içeriye girdi:  
"Selamunaleyküm,  
Cakıp-bay, baba!"  
Büyük babası Cakıp-bay,  
yalancıktan hıckırıp ağladı,  
bir taraftan ağlarken  
çini çanağı raki koydu,  
sonra Semetey'e sundu.  
Manas'ın oğlu Semetey,  
bir eliyle alıp onu,  
Cakıp-bay'a uzattı.  
Cakıp-bay alıp içmedi,  
Semetey sen de dedin ki:  
"Senin içmediğin rakiyi, Cakıp,  
ben mi içeyim, Cakıp?  
Ben bu rakiyi içmem, Cakıp,  
köpeğin önüne dökerim, Cakıp?"  
Bu sunulan rakiyi o,  
köpeğin önüne döktü,  
gözü kuyruğu mavi köpek,  
kapıdan içeri girdi,  
rakiyi koklamasıyla  
dört ayağını gökyüzüne  
dikip öldürdü!  
O zaman Semetey,  
altın tahtının üzerinde  
oturan Cakıp-bay'ın  
gelip göğsüne tekmeyi indirdi.  
Büyük babası Cakıp-bay,  
arkası üstüne düştü,  
Semetey dedi ki:  
"Yürü, Bakay baba!" dedi,  
"Abeke'ye gidelim."  
Bakay o zaman dedi ki:

- 'Айналайн Семетей, ботом,  
атыңнын башын буратыр,  
ошу жерге тура тур!  
Мен Абеке, Көбөш  
850 өкөгө барып келейн!'  
Кан баласы Семетей  
атынын башын бурду дейт,  
ошу жерде турду дейт.  
Байдын уулу бу Бакай  
855 атка минип жүрдү дейт,  
Абекеге жетти дейт:  
'Кеткеним келип калыптыр,  
кемтигим толуп калыптыр!  
Найзадан калган желеги,  
860 Манастан калган белеги,  
эчкiden калган улағы,  
курсактан калган чунағы-  
Кан Семетей жалгызыым  
эмис жетип келди дейт!'  
865 Көдөк тууган Көбөшү  
ала бакан-минен Бакайдын  
башын айра чаап салды!  
Ақыл-мен тууган Абеке  
'Жаман кеп айтпа!' деп,  
870 қыл торкону кигисти.  
Байдын уулу бу Бакай  
кайтып жүре берди дейт:  
'айналайн Семетей, ботом,  
көдөк туугай Көбөшү, ботом,  
875 ала бакан-минен сомдоду!  
"Бу жорукту айтпа!" деп,  
акылман тууган Абеке  
қыл торкону жапт'эле!"  
Анда айттың Семетей:  
880 'Байдын бир уулу сен Бакай, аке,  
сениң башыңды, Бакай, аке,  
ала бакан-минен сомдосо,  
алардын башын мен, Бакай,  
Ак-албарс-минен ондормун!'  
885 Бу Бакай-минен Семетей  
эмис жүрүп барды дейт.  
Андан барып Семетей  
үйгө жетип келгенде,  
кирип салам берди дейт.  
890 'Асалаудан салау малийкым,  
Абеке, Көбөш эк'агам!'  
'Элийкеден элийке салам,  
Кан Манастын баласы  
Кан Семетей, ботом!' дейт.  
895 Кирип келип олтурду.  
Абеке-минен бу Көбөш  
аракыны берди дейт,  
абдан ичип тойиду дейт.  
Абеке, Көбөш арам кул
- 'Aynalayn Sémétény, botom,  
atïnnïn başın buratır,  
oşu cérgé tura tur!  
Mén Abéké, Kóbös  
ökögö barıp kéleyn!'  
Kan balası Sémétény  
atının başın burdu déyt,  
oşu céerde turdu déyt.  
Baydın uulu bu Bakay  
atka minip cürdü déyt,  
Abékége cétti déyt:  
'Kétkenim kélép kalıptır,  
kémtígim tolup kalıptır!  
Nayzadan kalğan célegi,  
Manastan kalğan béllegi,  
éckiden kalğan ulağı,  
kursaktan kalğan çunağı-  
Kan Sémétény calğızım  
émi cétip kéldi déyt!'  
Ködök tuuğan Kóbösü  
ala bakan-minen Bakaydın  
başın ayra çaaپ saldı!  
Akıl-men tuuğan Abéké  
'Caman kép aytpa!' dép,  
kil torkonu kigisti.  
Baydın uulu bu Bakay  
kayıp cürö bérdi déyt:  
'aynalayn Sémétény, botom,  
ködök tuuğay Kóbösü, botom,  
ala bakan-minen somdodu!  
"Bu coruktu aytpa!" dép,  
akılman tuuğarı Abéké  
kil torkonu capt'éle!"  
Anda ayttıñ Sémétény:  
'Baydın bir uulu sén Bakay, ake,  
sénin başıñdı, Bakay, ake,  
ala bakan-minen somdoso,  
alardin başın mén, Bakay,  
Ak-albars-minen oñdormun!'  
Bu Bakay-minen Sémétény  
émi cürüp bardı déyt.  
Andan barıp Sémétény  
üygö cétip kélgende,  
kirip salam bérdi déyt.  
'Asalaudan salau maliyküm,  
Abéké, Kóbös ek'ağam!'  
'Eliykeden eliyke salam,  
Kan Manastın balası  
Kan Sémétény, botom!' déyt.  
Kirip kélép olturdu.  
Abéké-minen bu Kóbös  
arakını bérdi déyt,  
abdan içip toyudu déyt.  
Abéké, Kóbös aram-kul
- "Sevgili yavrum, Semetey,  
atının başını çevir,  
olduğu yerde dur,  
Abeke'yle Kóböse  
önce ben bir gidip geleyim!"  
Han çocuğu Semetey de  
atının başını çevirdi,  
olduğu yerde durdu.  
Bay'in oğlu bu Bakay da  
ata binip çıktı gitti.  
Abeke'ye varıp dedi ki:  
"Ayrılan geri dönüyor,  
eksığım kapanıyor!  
Kargidan kalan sancak,  
Manas'tan kalan bu miras,  
keçiden kalan bu oglak,  
karında kalan bu masum,  
Han Semetey, bir tanem,  
şimdi çıktı geldi!"  
Hödük doğan bu Kóbös,  
bir değnek ile Bakay'ın,  
kafasını yaraladı!  
Akıllı doğan Abeke,  
"Kötü bir söz söyleme!" diyerek  
ipek bir kıyafet giydirdi,  
Bay'in oğlu Bakay da  
dönüp Semetey'e geldi:  
"Sevgili Semetey, yavrum,  
hödük doğan Kóbös, yavrum,  
alaca sopa ile vurdur!  
"Kötü bir söz söyleme!" diyerek  
akıllı doğan Abeke  
bana yün kıyafet giydirdi."  
Semetey o zaman dedin ki:  
"Bay'in tek oğlu sen, Bakay baba,  
senin başına, Bakay baba,  
değnekle vurduya  
onların başını ben, Bakay,  
ak kılıcılıma vururum!"  
Bu Bakay ile Semetey,  
şimdi onlara gittiler.  
Semetey oraya varıp  
evin önüne gelince,  
îçeri girip selam verdi:  
"Selamunaleyküm,  
Abeke, Kóbös, iki ağam!"  
"Aleykümselam,  
Han Manas'ın çocuğu,  
Han Semetey, yavrucuğum!"  
İçeri girip oturdu.  
Abeke ile bu Kóbös,  
ona rakıdan sundular,  
o da bolca içip doydu.  
Abeke, Kóbös, bu haram kullar

- 900** аракка мастар болду дейт,  
бир жыгылып калды дейт.  
Бакай туруп келди дейт,  
Кан Семетейге айтты дейт:  
'Айналайн Семетей, ботом,
- 905** атекеңнин Ак-олпок, ботом,  
ана бир турган болучу, ботом!  
Ак каңғы эр сырдыгаç, ботом,  
Манастын эри болучу, ботом!  
Атекеңнин бос кисе, ботом,
- 910** ана турган болучу, ботом:  
атекеңнин ак жәкес, ботом,  
ана бир турган болучу, ботом!  
Атекеңнин Тай-буурул, ботом,  
бу желенин башында, ботом!
- 915** Атекеңнин Ак-кула  
күчү чоро Таз-маймат,  
ошу бағып жатыры!  
Бакай мыны айткан сон,  
туруп келди Семетей
- 920** айтканын барын алды дейт,  
кайта карап жұрду дейт.  
тай-буурул минип алды дейт,  
Ак-тұлпар коштоп алды дейт:  
'Байдын уулу Бакай-кан,
- 925** сак саламат болуп тур!  
Сагынбай эсен карап тур!  
Кош кана, Бакай, аман бол!"  
Семетей эми жұрду дейт,  
күндөн күнүн жұрдұ дейт,
- 930** түндөн түнүн жұрдұ дейт,  
Каныкейге барды дейт:  
'Атекемнин Тай-буурул,  
Тай-буурулду мaa берди!  
Жарак-жаптық бакысын
- 935** Абеке, Көбөс эк'агам  
"Бу атаңнын керес!" деп,  
ошууну барын ал берди!  
"Атекеңнин Ак-кула  
күчү чоро Таз-маймат
- 940** жаңы казанды тес кайнат,  
ир алдында бактырат-  
кайта келгениң-де ал!" деди.  
Мен элиме кетемин, энем,  
мен журтума кетемин, энем!"
- 945** Кан баласы Каныкей  
уулунун кебин бүттү дейт,  
Кара-канга айтты дейт.  
Каныкейдин атасы  
алтымыш төөгө бул жүктөп,
- 950** жетимиш төөгө сеп жүктөп,  
алты канат ак ордо,  
аны тигип берди дейт.  
Каныкей-мен бу Чакан,

arakka mastar boldu déyt,  
bir ciğlip kaldi déyt.  
Bakay turup kéldi déyt,  
Kan Sémétéye aytti déyt:  
'Aynalayn Sémétéy, botom,  
atekeñnin Ak-olpok, botom,  
ana bir turğan boluçu, botom!  
Ak kañğı ér sırdaçaç, botom,  
Manastın éri boluçu, botom!  
Atekeñnin bos kise, botom,  
ana turğan boluçu, botom:  
atekeñnin ak cökös, botom,  
ana bir turğan boluçu, botom!  
Atekeñnin Tay-buurul, botom,  
bu célenin başında, botom!  
Atekeñnin Ak-kula  
küçü çoro Taz-maymat,  
oşu bağıp catırı!"  
Bakayミニ aytkan soñ,  
turup kéldi Sémétéy  
aytkanın barın aldı déyt,  
kayta karap cürdü déyt.  
tay-buurul minip aldı déyt,  
Ak-tulpar koştop aldı déyt:  
'Baydın uulu Bakay-kan,  
sak salamat bolup tur!  
Sağınbay ésen karap tur!  
Koş kana, Bakay, aman bol!"  
Sémétéy émi cürdü déyt,  
kündön künün cürdü déyt,  
tündön tünün cürdü déyt,  
Kanıkéye bardı déyt:  
'Atekemnin Tay-buurul,  
Tay-buuruldu maa bérde!  
Caraq-captık bakısın  
Abéké, Kóbös ek'ágam  
"Bu atañnın kérés!" dép,  
oşunu barın al bérde!  
"Atekeñnin Ak-kula  
küçü çoro Taz-maymat  
cañı kazandı téş kaynat,  
ir aldında baktırat-  
kayta kélgeniñ-de al!" dédi.  
Mén élime kétemin, énen,  
mén curtuma kétemin, énen!"  
Kan balası Kanikéy  
uulunun kébin büttü déyt,  
Kara-kanğa aytti déyt.  
Kanikéyдин atası  
altmış töögö bul cüktöp,  
cétimiş töögö sép cüktöp,  
altı kanat ak ordo,  
anı tigip bérde déyt.  
Kanikéy-men bu Çakan,

raki içip mest oldular,  
yere yıkılıp kaldılar.  
Bakay yerinden kalkarak,  
Han Semetey'e dedi ki:  
"Sevgili Semetey, yavrum,  
babanın ak zırhi, yavrum,  
bak şurada duruyor, yavrum!  
kakmalı alaca eyer, yavrum,  
Manas'in eyeri, yavrum,  
babanın boz kesesi, yavrum,  
orada asılı duruyor, yavrum!  
Babanın ak hançeri, yavrum,  
bak şurada duruyor, yavrum!  
Babanın atı Tay-buurul, yavrum,  
yularlı duruyor, yavrum!  
Babanın Ak-kula'sına  
en küçük yiğit Taz-baymat  
bakıyor simdi!"  
Bakay bunları deyince  
yerinden kalktı Semetey.  
Söylediği şeylerin hepsini aldı,  
oradan çıkip döndü.  
Tay-buurul'un üstüne bindi,  
Ak-tulpar'ı da yedek alıp dedi ki:  
"Bay'in oğlu ey Bakay Han,  
Sağ salim git!  
Dertsiz esen kal!  
Hoşa kal, Bakay, selametle!"  
Semetey yürüyüp gitti,  
günler günü yürüdü,  
geceler geceyi yürüdü,  
Kanikéy'e vardi:  
"Babamın Tay-buurulunu  
bu Tay-buurul'u bana verdiler!  
Eşyaları silahları,  
Abeke'yle Köböş ağalarım,  
buniar atanın malları deyip,  
hepsini bana verdiler!  
Atanın Ak-kulasi deyip,  
küçük yiğit Taz-baymat  
yen'i kazanı tez kaynat,  
büyümemi bekleyerek bakmıştı,  
artık geldin, atı al, dedi.  
Ben ilime gideyim, anam,  
ben yurduma gideyim, anam!"  
Han çocuğu Kanikéy  
oğlunun sözüne inandı,  
bunu Kara Han'a da anlattı.  
Kanikéy'in babası,  
altmış deve hazine yükletti,  
yetmiş deve mal yükletti,  
altı kanatlı ak saray'  
hazırlatıp verdi.  
Kanikéy ile Çakan,

- Манастын уулу Семетей  
955 көчүп келип барды дейт.  
Жакып-канга барбады,  
Чүйдүн бирбашын бура'ды,  
Бакай жаткан жерине  
барып келип түштү дейт.
- 960 Кан баласы Каныкей  
алдаганын билди дейт.  
Бакайга туруп айты дейт:  
'Сак саламат болдуңбу, Бакай,  
сагынбай аман жүрдүңбу, Бакай?
- 965 Эсен-аман болдуңбу, Бакай,  
эрикпей эсен жүрдүңбу, Бакай?  
Айналайн атыңдан, Бакай,  
үрүлөйн езүңнөн, Бакай!  
Эчкiden калган улагым, Бакай,
- 970 курсактан калган чунагым, Бакай,  
алдап бир соолап алыш келди, Бакай!  
Ошу бир жерден көштү дейт,  
Таластын башын Үч-кошой  
энкейип кирип конду дейт.
- 975 Ошу бир жерден көштү дейт,  
Манастын ордо тиккен жерине  
Манастын уулу Семетей  
ордосун тигип алды дейт.  
Үч-төрт күндөр болд'эле,
- 980 ёс жеринде турд'эле.  
Айчыгы алтын туу келет,  
алты сан кара кол келет:  
желпилдеген туу келет,  
жети сан кара кол келет!
- 985 Абеке, Көбөш арам кул  
колду курап алыштыр,  
Манастын уулун Семетей,  
аны "Алайн!" деп келиптири.  
Кан Семетей жаш бала
- 990 Тай-буурулду минет дейт-  
Тай-буурул нeden аксады?  
Кан баласы Какыкей  
үйдөн чыгып алды дейт,  
Тай-буурул минген атынын
- 995 колун бүгүп карады.-  
Манас-кандын чоң түндүк,  
choң түндүктүн кадоо  
бутуна кетип кириптири!  
Искек-минен тартып алды,
- 1000 анда айттың Семетей:  
'Энеке, бу немене?' дейт.  
'Чамгарагым чаккан жер,  
чагып отко жаккан жер:  
керегемди кесken жер,
- 1005 кесип отко жаккан жер!-  
Чоң түндүктүн  
кадоо калган жер,

Manastın uulu Sémétéy  
köçüp kélép bardı déyt.  
Cakip-kanǵa barbadi,  
Çüydüñ birbaşın bura'dı,  
Bakay catkan cérine  
barıp kélép tüstü déyt.  
Kan balası Kanikéy  
aldaǵanın bildi déyt.  
Bakayga turup aytı déyt:  
'Sak salamat bolduñbu, Bakay,  
sağınbay aman cürdüñbü, Bakay?  
Ésen-aman bolduñbu, Bakay,  
érikpey ésen cürdüñbü, Bakay?  
Aynalayn atıñnan, Bakay,  
ürülöyn özüññön, Bakay!  
Éckiden kalgan ulaǵım, Bakay,  
kursaktan kalgan cunaǵım, Bakay,  
aldap bir soolap alıp keldi, Bakay!  
Oṣu bir cérdən köstü déyt,  
Talastın başın Üç-koşoy  
éñkeyip kirip kondu déyt.  
Oṣu bir cérdən köstü déyt,  
Manastın ordo tikken cérine  
Manastın uulu Sémétéy  
ordosun tigip aldı déyt.  
Üç-tört kündör bold'ele,  
ös cérinde turd'ele.  
Ayçıǵı altın tuu kélet,  
altı san kara kol kélet:  
célpildegen tuu kélet,  
ceti san kara kol kélet!  
Abéké, Kóbös aram kul  
koldu kurap alıptr,  
Manastın uulun Sémétéy,  
ani "Alayn!" dép kéliptir.  
Kan Sémétéy caş bala  
Tay-buuruldu minet déyt-  
Tay-buurul néden aksadı?  
Kan balası Kakıkéy  
üydön çıǵıp aldı déyt,  
Tay-buurul mingén atının  
kolun bügüp karadı.-  
Manas-kandin choñ tündük,  
choñ tündüktün kadoo  
butuna kétip kiriptir!  
Ískek-minen tartıp aldı,  
anda aytıñ Sémétéy:  
'Éneke, bu nérnene?' déyt.  
'Çamgaragım çakkan cér,  
çağıp otko cakkán cér:  
kéregemdi késken cér,  
késip otko cakkán cér!-  
Choñ tündüktün  
kadoo kalǵan cér,

Manas'ın oğlu Semetey  
göçüp yola çıktılar.  
Fakat Semetey Cakip Han'a gitmedi,  
Çu'nun başına döndü,  
Bakay'in olduğu yere  
dos doğru geldi.  
Han çocuğu Kanıkey  
aldatıldığını bildi.  
Dönüp Bakay'a dedi ki:  
"Selamet buldun mu, Bakay?  
Hasretsiz yaşadın mı, Bakay?  
Nasılın, iyi misin, Bakay?  
Canın sıkıldı mı, Bakay?  
Ey sadık sevgili, Bakay,  
dostların en iyisi, Bakay,  
keçiden kalan oğlağım, Bakay,  
karnımda taşıdığım bu masum, Bakay,  
aldatıp beni buraya getirdi, Bakay!"  
Derken oradan da göçüp gittiler,  
Talas'taki Üç-koşoy'a,  
gizlice gece girdiler.  
Oradan da göçüp gittiler,  
Manas'ın sarayının dikildiği yere  
Manas'ın oğlu Semetey,  
kendi sarayını kurdı.  
Üç dört gün işte böyle,  
kendi yerinde durdular.  
Nakışları altın hilalli sancak geliyordu,  
altı kol ordu geliyordu,  
dalgalanan sancak geliyordu,  
yedi kol ordu geliyordu,  
Abeke, Kóbös, haram kollar,  
büyük bir ordu toplayıp  
Manas'ın oğlu Semetey'i  
alayım diye geliyordu.  
Han Semetey genç çocuk,  
Tay-buurul atına bindi,  
Tay-buurul neden aksıyor?  
Han çocuğu Kanıkey  
evinden çıkip geldi,  
Tay-buurul binek atının  
ön ayağını büküp baktı.  
Manas Han'ın yüksek bacasından  
bu yüksek bacadan bir demir çivi  
bunun ayağına saplanmıştı!  
Kerpetenle çekip aldı.  
Semetey Han da dedi ki:  
"Anneciğim bu nedir?"  
"Burası bacamın yıkıldığı yer,  
sonra da ateşe veridiği yer,  
parmaklığımın kesildiği yer,  
sonra da ateşe verildiği yer!  
Yüksek bacadan bir tek  
çivinin kaldığı yer,

- Манас-кандын өлгөн жер!  
Марал аткан майлуу жер,  
куран аткан куттуу жер!
- 1010** Каныкей караң калган жер,  
Чаканы бейпай болгон жер,  
Семетей чунак болгон жер!  
Каныкей мыны айтканда,  
как телки атын минди дейт:
- 1015** 'Кан Семетей баламды  
урушка жаңыс чыгарбайм,  
өзүм бир жагымдан кирип  
кattuu уруш салайм!' дейт.  
Семетейдай баласы
- 1020** энесин аттан кетөрдү,  
көрөгөн таңды дейт,  
'Бүжүрөп туруп чоң эне  
чечип жиберип салар!' деп,  
choñ энесин Чаканы,
- 1025** аны таңып койду дейт.  
Манастын уулу Семетей,  
эм урушка чыкты дейт.  
Тонун тоодай кылды дейт,  
күрмөнү үйдөй кылды дейт.
- 1030** Абеке, Көбөш арамды,  
аны кармап алды дейт,  
choñ атасы Жакып-бай,  
аны кармап алды дейт.  
Сулпукордун чатында
- 1035** калың тотой ичине  
үчөөнү керип койду дейт,  
үйгө келип түштү дейт.  
Үйгө киши жиберди:  
'Каныкей-минен Чаканды
- 1040** керегеден чечип ал!'  
Кан баласы Каныкей  
Ак-тингени алды дейт,  
алып келип чуркады,  
бу токойнун ичине
- 1045** Абеке, Көбешкө барды дейт:  
'Абеке, Көбөш арам кул,  
төрөмнүн ашын берсөңчи!  
Башымнан карам түшсөчү!  
Төрөмнүн ашын берсөңчи!
- 1050** Аракка киши койсоңчу!  
Байгамбар чапкан жолу шул!  
Жакыптын жаңыс уулун  
Манасты сайган колу шул!  
"Тийбейм!" десе, кылсаңчы!
- 1055** Чамгарагым чаккансын,  
чагып отко жаккансын:  
көрөгемди кескенсин,  
кесип отко жаккансын!  
Колун колдой кести дейт,
- 1060** буттүш бутттай кести дейт-

Manas-kandın ölgön cér!  
Maral atkan mayluu cér,  
kuran atkan kuttuu cér!

Kanikéy karañ kalğan cér,  
Çakanı býipay bolgon cér,  
Sémétéy çunak bolgon cér!

Kanikéy minı aytkanda,  
kak télki atın mindi déyt:  
'Kan Sémétéy balamdi  
uruşka cañis çığarbaym,  
özüm bir çağımdan kirip  
kattuu uruş salaym!' déyt.

Sémétéydey balası  
énesin attan kötördü,  
kéregege tañdi déyt,  
'Büçüröp turup çoñ éne  
çéçip ciberip salar!' dép,  
çoñ énesin Çakanı,  
ani tañip koydu déyt.

Manastın uulu Sémétéy,  
ém uruşka çıktı déyt.  
Tonun tooday kıldı déyt,  
kürmöni üydöy kıldı déyt.

Abéké, Köböş aramdı,  
ani karmap aldı déyt,  
choñ atası Cakıp-bay,  
ani karmap aldı déyt.

Sulpukordun çatında  
kalıñ totoy içine  
üçöönü kérip koydu déyt,  
üygö kélip tüştü déyt.

Üygö kişi ciberdi:  
'Kanikéy-minen Çakanı  
keregeden çéçip al!'

Kan balası Kanikéy  
Ak-tinténi aldı déyt,  
alıp kélip çurkadı,  
bu tokoyunun içine

Abéké, Köböşkö bardı déyt:  
'Abéké, Köböş aram kul,  
törömnün aşın bérseñçi!  
Başimnan karam tüşsöçü!  
Törömnün aşın bérseñçi!

Arakka kişi koysóñcu!  
Baygambar çapkan colu şul!  
Cakıptın cañis uulun  
Manastı sayğan kolu şul!

"Tiybeym!" dése, kılsañçı!  
Çamğarağım çakkansın,  
çağıp otko cakkansın:  
kéregemdi késkensin,  
késip otko cakkansın!

Kolun koldoy késti déyt,  
butun buttay késti déyt-

Manas Han'ın öldüğü yer!  
Maral vurdugu zengin yer,  
geyik vurdugu kutlu yer!  
Kanike'e zindan olan yer,  
Çakan'a zehir olan yer.  
Semetey'in doğduğu yer!"  
Kanike böyle dedi,  
koyu renk atına bindi.  
"Han Semetey çocugumu,  
vuruşa yalnız gönderemem,  
kendim de yanında giderim,  
ben de sıkı dövüseceğim!"  
Semetey genç çocuk,  
anasını attan indirdi,  
yurdun parmaklığına bağladı.  
Büyük annesi  
çözüp kurtarmasın diye.  
büyük annesi Çakan'ı da  
parmaklığa bağladı.

Manas'in oğlu Semetey,  
hemen vuruşa fırladı.  
Giyimleri dağlar gibi yiğdi,  
ceketleri evler gibi yiğdi.  
Abeke, Köböş haramların  
ikisini de yakaladı,  
büyük babası Cakıp-bay'ı  
onu da yakaladı.


Sulpukor'un eteğinde  
sık bir ormanın içine  
üçünü götürüp  
dönüp eve geldi.

Evine bir adam gönderdi:  
'Kanike ile Çakanı  
parmaklıktan çöz getir!' dedi.  
Han çocuğu Kanike,  
eline hançeri Ak-tinte'yi aldı,  
doğruca koştı,  
bu sık ormanın içine

Abeke ile Köböş'e geldi:  
'Abeke, Köböş, haram kollar,  
efendimin aşını verin!  
Üstümden bu utanç kalksın!  
Efendimin aşını verin!  
Adamlara raki dağıtılsın!

Peygamberin koyduğu töre budur!  
Cakıp'ın bir tek oğlu  
Manas'ı vuran eldir bu!  
Kadın "Varmam!" dese de al onu!  
Yurt çadırımı yıktın,  
yıkıp ateşe yaktın,  
parmaklığımı kesttin,  
kesip ateşe yaktın!"  
Bu ikisinin ellerini kesti,  
bu ikisinin yaklarını da kesti!

- Абеке, Көбөш арам кулду  
бир өлтүрүп салды дейт!  
Алтымышта Чаканым  
Жакып-байдын башына  
**1065** бир олтуруп алды дейт:  
‘Бир этегим жел ашты, Жакып,  
бир этегим сен аштың, Жакып-  
кай жерим сен кем таптың, Жакып?  
Менин бир уулум  
Манас-кан, Жакып,
- Абеке, Көбөш арамды, Жакып?  
Абеке, Көбөш арамды, Жакып,  
бейшке тұртүп салабы, Жакып?  
Колун колдой кести дейт,  
бутун буттай кести!  
**1070**  
**1075** ‘Эм көкүрөгүм сууду!’ деп,  
‘Мен Кудайга разымын!’  
Бир үшкүрүп койду! деп,  
‘Мен Кудайга разымын!’
- Abéké, Kóbös aram kuldu  
bir öltürüp saldı déyt!  
Altımishta Çakanım  
Cakıp-baydin başına  
bir olturup aldı déyt:  
‘Bir étegim cél aştı, Cakıp,  
bir étegim sén aştıñ, Cakıp-  
kay cérim sén kém taptuñ, Cakıp?  
Ménin bir uulum  
Manas-kan, Cakıp,  
al tozokko salabı, Cakıp?  
Abéké, Kóbös aramdi, Cakıp,  
býyșke tûrtüp salabı, Cakıp?’  
Kolun koldoy késti déyt,  
butun buttay késti!  
‘Ém kökürögüm suudu!’ dép,  
‘Mén Kudayga razımin!’  
Bir üşkürüp koydu! dép,  
‘Mén Kudayga razımin!’
- Abeke, Kóbös, haram kulları  
sonra da öldürdü!  
Altmışındaki Çakan'ım  
Cakıp-bay'ın başının  
üstüne oturup dedi ki:  
“Bir eteğimi yel açtı, Cakıp,  
bir eteğimi sen açdın, Cakıp,  
neyimi eksik buldun, Cakıp?  
Benim biricik oğlum  
Manas Han, Cakıp,  
cehenneme mi gitsin, Cakıp?  
Abeke, Kóbös, haramları, Cakıp,  
behişte mi gönderdin, Cakıp?”  
Cakıp'in iki elini kesti,  
iki ayagini da kesti!  
“Şimdi yüreğim rahatladı,  
Tanrı'ya şükürler!”  
Sonra içini çekip yine  
“Tanrı'ya şükürler olsun!” dedi.





Semetey'i Talas'a dönüştü Semeteydi alaska kayıp kelişi Семетейти аласка кайтып кепитти

## VII

### SEMETEY

- 1   Ол Семетей жаш болду,  
ол ақылдан бош болду!  
Туубай жатып түйлады,  
туурга конбой ойноду!
- 5   Он үчүндө ок атты,  
он бешисинде жоо сайды!  
Кан атасынан калған  
кырк чорого баш болду.  
Ат семирип күс болду,
- 10   эр семирип түс болду:  
'Аттаналы, жортолу!  
Сагынып сарғыл минели!  
Тулашып тулпар минели!  
Алтын-эмел, Күрөңкөй, чором!
- 15   аны көргөн барсыңбы?  
Шемей-кала, Кызыл-жар,  
аны көргөн барсыңбы?  
Күйгөн-токой, Кую-сере,  
аны көргөн барсыңбы?
- 20   Таш-мазардай камырды,  
аны көргөн барсыңбы?  
Таш-акырдын куу тала,  
аны көргөн барсыңбы?  
Бүгүнгү күн жакшы күн-
- 25   сурунай суулап алыңар, чором,  
кереней кептеп салыңар, чором!  
Ак чатырды бүктөңөр,  
Ак-борчукка жүктөңөр, чором!  
Көк чатырды бүктөңөр, чором,
- 30   Көк-борчукка жүктөңөр, чором!  
Алтымыш байтал, бир айгыр, чором,  
азык кылып айданар!"  
Ага чоро айтты дейт:  
'Айналайн, ай жаркын, төрөм,
- 35   кече атаң Манас  
тушунда, төрөм,  
сагынып сарғыл мингенбис, төрөм,  
Каңгайдан жылкы  
алганбис, төрөм!  
Көгүчкөндөй эр тоноп  
көөнүбүстү басканбис:
- 40   сагыскандай эр тоноп  
санаабысты басканбис!  
Жоргону жолго салганбис,  
жоболон жорук кылганбис!
- Ol Sémétéy caş boldu,  
ol akıldan boş boldu!  
Tuubay catip tuyladı,  
tuurğa konboy oynodu!  
On üçündö ok attı,  
on besisinde coo saidı!  
Kan atasınan kalğan  
kırk çoroğو baş boldu.  
At sémirip küs boldu,  
ér sémirip tüs boldu:  
'Attanalı, cortolu!  
Sağınıp sarğıl mineli!  
Tuylaşıp tulpar mineli!  
Altın-émél, Kürönköy, çorom!  
ani körgön barsıñbı?  
Şéméy-kala, Kızıl-car,  
ani körgön barsıñbı?  
Küygön-tokoy, Kuu-séré,  
ani körgön barsıñbı?  
Taş-mazarday kamırdı,  
ani körgön barsıñbı?  
Taş-akırđın kuu tala,  
ani körgön barsıñbı?  
Bügüngü kün cakşı kün-  
surunay suulap alıñar, çorom,  
kéreney képter salıñar, çorom!  
Ak chatırdı büktöñör,  
Ak-borçukka cüktöñör, çorom!  
Kök chatırdı büktöñör, çorom,  
Kök-borçukka cüktöñör, çorom!  
Altımis baytal, bir aygır, çorom,  
azık kılıp aydañar!"  
Ağa çoro aytty déyt:  
'Aynalayn, ay carkın, töröm,  
keçe atañ Manas  
tuşunda, töröm,  
sağınıp sarğıl mingebis, töröm,  
Kañgaydan cilki  
alghanbis, töröm!  
Kögükköndöy ér tonop  
köönübüstü baskanbis:  
sağiskanday ér tonop  
sanaabysti baskanbis!  
Corgonu colgo salghanbis,  
cobolon coruk kılghanbis!
- Semetey daha pek gençti,  
aklı da ermezdi!  
Doğmadan tepinmişti o,  
bağlanmadan oynamıştı!  
On üçünde ok atmıştı,  
on beşinde vuruştı o!  
Han babasından kalan  
kırk yiğide baş oldu.  
Güzde atlar semirip yayılınca,  
erler semirip gevşeyince:  
"Atlara binelim!" dedi,  
"Sevinçle at sürelim,  
keyif ile at sürelim!  
Altın-emel'i, Kürönköy'ü, yiğitlerim,  
gören var mı?  
Şemey şehrini, Kızıl-car'ı  
içinizde gören var mı?  
Küygön-tokoy, Kuu-sere ormanlarını  
içinizde gören var mı?  
Taş-mazar adlı dağ ucunu  
gördünüz mü çorlarım?  
Taş-akır bozkırını  
gördünüz mü yiğitlerim?  
Bugün güzel bir gün,  
borazanı çalın, yiğitlerim,  
boruları öttürün, yiğitlerim!  
Ak çadırı büktürün yiğitlerim,  
ak deveye yükletin, yiğitlerim!  
Gök çadırı büktürün, yiğitlerim,  
gök deveye yükletin, yiğitlerim!  
Altmış kısrank, bir aygır, yiğitlerim,  
azık içi hazırlatın!"  
O zaman yiğitler dedi ki:  
"Canım gün ışığı, efendimiz,  
eskiden baban Manas'ın zamanında,  
efendimiz,  
salınıp atlara binmişik, efendimiz,  
Kangay'dan at sürüleri calmıştık,  
efendimiz,  
Erleri güvercin gibi soyup,  
gönlümüzü ferahlatmıştık!  
Erleri saksagan gibi soyup,  
endişemizi bastırılmıştık!  
Yürük atları koşturmuşuk,  
kimini iyice yormuşuk biz!"

## MANAS DESTANI

Азууларын аркайтып, төрөм,  
45 ат өлүмү кылымыс, төрөм:  
муруттарын сербейтып, төрөм,  
Эр өлүмү кыламыс, төрөм!  
Макул болот, эп болот, төрөм!  
Эм арталы, жортолу, төрөм!

50 Anda turğan kırk çoro  
чогулуп чыкты үйүнөн,  
бир бирине айтышып:  
'Ак-балта уулу Чубагым,  
адамдан артык ынагым,

55 Бөрүнүн уулу Бөрүчүм,  
атым аксан кеткенде,  
бек такалап беричим!  
Төлгөчү менин Төлөгүм,  
чыбагачы көп чорого белөчүм!

60 Кырктын башы Кыргын-чал!  
Жаткан койду коздурбас,  
жатык тилдүү Ажыбай!-  
Астымыс алтымышка жетиппис,  
аркамыс жетимишке жетиппис-

65 алтымышка чыкканча,  
атасын Манастин атын токудук:  
жетимишке чыкканча,  
баласын Семетейдин атын токудук!  
Качырганнан кайтпаган,

70 кайрылып жообын айтпаган,  
кара кандуу, көк биттү  
чунак бу кан Семетей  
ашуу бийк тооларга  
бисты айдал жүрүп өлтүрөт:

75 карылык карши келгенде,  
жигиттик желип өткөндө,  
агыны каттуу сууларга  
айдал жүрүп өлтүрөт!  
Керес атты минели,

80 кемин тонду кирели,  
сагынып саргыл минели,  
саргыра сапар жортолу,  
булкунтуп буудан минели,  
буксатып сапар жүргөлү!"

85 Кырк чоро эмди жүрдү дейт,  
кылкандай найза кылтайтып,  
жети күндөр болду дейт,  
Семетейге кабар түштү.  
'Ак тенге булун чашты!' дейт,

90 'Атамнан калган мурапы  
кырк чором эмди кашты!' дейт.  
'Атамнан калган мурапы  
аттан көөнү калдыбы?  
Тондон көөнү калдыбы?

95 Э Каныкей, эnekem,  
эми саа кайрылбаймын!-  
Атамнан калган мурапым,

Azuuların arkayıtip, töröm,  
at ölümü kilmis, töröm:  
muruttarın sérbeytip, töröm,  
Ér ölümü kılamış, töröm!  
Makul bolot, ép bolot, töröm!  
Ém artalı, cortolu, töröm!

Anda turğan kırk çoro  
çoğulup çıktı üyünön,  
bir birine aytışip:  
'Ak-balta uulu Çubagım,  
adamdan arıkkınağıım,  
Börünün uulu Börütüm,  
atım aksap kétkende,  
bék takalap bériçim!  
Tölgöçü ménin Tölgögüm,  
çıbağaçı köp çoroğو bölöçüm!  
Kırktın başı Kırgın-çal!  
Catkan koydu kozdurbas,  
catık tildüü Acıbay!-  
Astımısh altımişka cétippis,  
arkamış cétimişke cétippis-  
altımişka çıkkança,  
atasın Manastın atın tokuduk:  
cétimişke çıkkança,  
balasın Sémétéyin atın tokuduk!  
Kaçırğannaı kaytpağan,  
kayrilip coobın aytapağan,  
kara kanduu, kök bittü  
çunak bu kan Sémétéy  
aşuu biyk toolarşa  
bisti aydap cürüp öltüröt:  
karılık karşı kélgende,  
cigittik célib ötköndö,  
ağımı kattuu suularga  
aydap cürüp öltüröt!  
Kéres attu mineli,  
kémin tondu kireli,  
sağınıp sarğıl mineli,  
sarğıra sapar cortolu,  
bulkuntup buudan mineli,  
buksatıp sapar cürgölü!"

Kırk çoro émdi cărdü déyt,  
kilkanday nayza kiltayıtip,  
ceti kündör boldu déyt,  
Sémétéye kabar tüstü.  
'Ak téñige bulun çاشtı!' déyt,  
'Atamnan kalğan murapi  
kirk çorom émdi kaştı!' déyt.  
'Atamnan kalğan murapi  
attan köönü kaldırı?  
Tondon köönü kaldırı?  
É Kanikéy, énekem,  
émi saa kayrılbaymın!-  
Atamnan kalğan murapım,

Gıcırdatıp dış gösterip, efendimiz,  
atlara ölüm saçalım, efendimiz,  
bıyıklarını yukarı burup,  
erlere ölüm saçalım, efendimiz!  
Oldu, kabul, efendimiz!  
haydi biz de yürüyelim, efendimiz!"  
Orada duran kırk yiğit,  
evlerinden toplanıp çıktılar.  
Birbirine dediler ki:  
'Ak-balta oğlu Çubakım,  
herkesten en yakınım,  
Börü'nün oğlu Börütüm,  
atım aksadığı vakit  
nali sağlam perçinlersin!  
Tölgöçü ile Tölöküm,  
yiğitler için çam bölenim!  
Kırkıń başı Kırgın-çal!  
Yatan koyunu kaldırırmaz,  
tatlı dilli Acıbay!  
Altımiş altısına girdi,  
arkamız yetmişe dayandı.  
Altımişına çıkkincaya kadar biz,  
babası Manas'ın atına koşum taktık,  
yetmişine çıkkincaya kadar  
çocuğu Semetey'in atına koşum taktık.  
Saldırından kaçmayan,  
kaçamak cevap vermeyen,  
kara kanlı, gök bitli  
yavru Han Semetey  
büyük dağların ötesine  
bizi sürüp öldürecek.  
Önumüzde ihtiyarlık,  
gençlik çağrı yel gibi geçti,  
çılğınca akan sulara  
bizi götürüp öldürecek.  
Cenaze atına binelim,  
kefen bezini giyelim,  
salınıp atlara binelim,  
zorlu yola çıkalım,  
sallanıp atlara binelim,  
sefer yoluna çıkalım!"  
Kırk yiğit hemen yola çıktı,  
saz gibi kargı salladılar,  
aranan yedi gün geçti,  
Semetey'e bir haber geldi.  
'Ak parayı saçtılar!  
Atamdan kalan miras  
kirk yiğidim şimdi kaçı!  
Atamdan kalan mirasın  
atta gönlü mü kaldı?  
Kıyafette gönlü mü kaldı?  
Ey Kanikéy, anam benim,  
simdi sana dönmem ben!  
Atamdan kalan mirasım,